


84(2=632.1/6
д 901

Тайрам Суркашев

ЭЗЕНДИК







Байрам СУРКАШЕВ

ЭЗЕНДИК

Үлгөрлөр

Чүмдүй бичик кепке базар
«Алтын-Туу» деп Байсын-Журт, 2019

ББК 84(2 = 632.1)6Я44

С 901


УДК 82

Суркашев Байрам

ЭЗЕНДИК: ўлгерлер. – Горно-Алтайск: АУ РА «Литературно-издательский Дом «Алтын-Туу», 2019. – 184 с.

Жарлу алтай поэт Байрам Суркашевтин бу бичиги – көп жылдарга бүйүрген ўлгерлик иштин талдамазы. Жуунты поэттин чыкканынан ала 80 жылдыгына учурлай кепке базылган.

ББК84(2 = 632.1)6Я44



ISBN 978-5-6042460-0-9

© Б.К. Суркашев
© АУ РА Литературно-издательский
Дом «Алтын-Туу», 2019

Кире сөс

Күндүлү кычыраачылар!

Алтайдын база бир жайалталу, литературада жаан ис артыргыскан уулдарының бирүзи анылу көрүмдү, тили чечен, эр-жажына бойының салым-жүрүмин эмчиликке ле ўлгерликке учурлаган поэт Суркашев Байрам Күндүлеевичти темдектеер керек.

Алтай бичиичилердин көп сабазы эл-калыктын Ѽзёгинен Ѽзүп чыдаган. Олор бастыра жүрүмине Алтайын, онын иштенкей колдорлу, керсү, жалакай, жайаан көгүстү эл-жонын мактап, көдүрип жат. Байрам Суркашев шак ондый бичиичи-ўлгерчи, энчи-байлыгын элине сыйлаган кижи деп айтсабыс, жастыра болбос. Агару күүндү поэт-лириктиң талдап алган жуунтыларынан турган көрөес бичиги «Эзендик» деп адалып, ак-жарыкка чыкканын алтай улус сүүнип ле оморкоп кычырар деп сананып түрүм.

Ўлгерчи-поэттин чыккан-ёскөн жери Ондой аймактын Эзендик журты болор. 1958 жылда областтын орто ўредүлү национальный школында ўренген, оны женүлү божодоло, Барнаулда бийик ўредүлү медициналык институтты божодып, врач-терапевт деп баалу-чуулу квалификация алып, Улаганнын эмчилигинде, онын кийинде Горно-Алтайск калада түрген болуш жетирер станцияда жедимдү иштеген.

Айыл-журт, биле төзөп, Раиса Дмитриевнала экү эптү-јөптү жадып, бала-баркылар азырап чыдатканы – ол сүрекей жаан ырыс-кежик лебайлу энчи-байлык деп айдар аргабыс бар. Кару кызы Аржана Байрамовна адазынын жолыла барган. Эмчиликке жайылып, Москвада жадып, ме-


дициналык билимдердин докторы деп жамылуда мёрлү, сүрлү иштеп жүрү. Уулы Азан Улаган аймактын ичбойындагы керектер аайынча бөлүгинде майор жамыда иштеп, амырлата га барган.

Байрам Суркашевтин баштапкы ўлгерлери төрөл «Алтайдын Чолмоны» газетте 1958 жылда жаралып, сонында альманах-журналдарда, бичик чыгартуда танынан 15-тен ажыра тапту талдама бичиктер болуп ак-ярыкка кепке базылып чыкканы – ол сүреен жаан једим ле сүүнчи деп сананадым. Ўлгерчинин узы жылдан жылга бийиктеп, чўмдемелдери жаан ўлгерликтин «алтын» кёмзозине быжу кирип калган. Бичиичинин чўмдемелдери ўредүлү бичиктерге, хрестоматияларга, көргүзүлү-таскадулык программаларга киргенин чо-кымдап айдар керек. Алтай кычыраачылар онын бичимелдериле оморкоп жат.

Жаан ўлгерчи-поэттин 80 жылдыгына учурлай чыккан «Эзендик» деп жуунтызы кычыраачыларды сүүндирер, ўлгерликтин байлык-энчиizi болуп ўргүлжикке артар деп, ижемжилү айдадым.

Алтай тилле азыйда танынан чыккан «Баштапкы алтам», «Солоныны түжэнгеним», «Күншынтырт», «Ак сўмерлер алдында», «Илби», «Жакшы болзын, турналар!», «Туулар – менин кабайым», «Кижи ле жылдыс», онон до башка бичимелдери эл-жонысты сүүндирген эди. Байрам Суркашевтин «Эзендик» деп бу бичиги жашоскүримге, жиит-жаш ўйеге, жаан жаштуларга жозок ло тоомы болуп артар, көгүс-байлыгысты байгызар, күён-санаабысты көдүрер деп сананып турум.

Т. Т. Яитынов,
бичиичи-журналист



ЭЗЕНДИК


Эзендиң деп жүрт болгон,
Эне-төрөл жер болгон.
Солоғой деп сойокко
Солоны сайып туратан.
Солоғойдың ар жаңа
Күн жаңсынып калатан.

Толун айы аштайтан,
Жылдыстары очпойтөн.
Чанкыр энир киргендө,
Чанкыр аттар ойлойтон.
Бала тужым шак анда
Айла жаңсынып ойнайтон.

Эзендиң деп жүрт болгон,
Эне-төрөл жер болгон.
Эмди андый жүрт юк.
Ол келер ѿйгө удура,
Јарааш тандарды одура
Кача берген качан ок.

Эзендиң ин эрлери –
Јоныстың ѿңжүк кебери
Канду жууда кырылган.
Олор тынын кысканбай,
Ӧштүлерден жалтанбай,
Төрөлин төжисле кор алган.

Эзендиң деп жүрт болгон,
Күүни ару жон болгон,
Оны эске алайын.
Эзендиң деп кичинек күн,
Бырысла жарыган төрөл күүн
Канайып күйгөн, айдайын.



ПОЭТТИН ІҮРҮМИ ОЛҮМНЕН БИЙИК

Поэттин іүрүми олүмнен бийик.
Айткан сөстөри іүрекке тийип,
Албаты-жонымды кеендикле сугарат,
Калапту ийдези тартыжуга кычырат.

Алтайым, албатым, ас жоным,
Слердин изигерде менин јолым.
Ич кеберигер менин іүрегимде,
Санаа-салымаар менин іүрүмимде.

Ак-ярыктан јылыйарыс па?
Тартыжуда турожып јыгыларыс па?
Онызын жаңыс ла ёй билер.
Іүрүмде жонымды кудай корып, килеер.

2002 жыл

ТУУЛАР – МЕНИН КАБАЙЫМ

Алтай туулар – менин кабайым,
Сүт сўмерлерин айкап алайын.
Агын сууларынан амзап ичейин.
Албатыма jaан сўёжимди кичеийин.


Кайдаар ла барзам, ойто келерим,
Ырызын јылыйткан улусты кичеерим.
Амадуума мен түней ле једерим,
Ак-чек кўунду јўрўмди ёдёrim.

Јалакай юнымды сўйидим мен,
Јаланда чечекти сыймайдым мен.
Алтай туулар – ёскён јерим,
Алтай кижиде менин кеберим.

Бийик кырлардын кўёзи јўрегимде,
Бичиген ўлгеримде, эткен керегимде.
Јўректин тебўзиле ичкери јўткўурим,
Јўрексип кижики, карузып уткырым.

Элбек Тёролимнин улустары тёп,
Эдегинен тудунган элдери кёп.
Карындаштық биледе меге јайым,
Је Алтай туулар – менин кабайым.

1978 ўйл



АЛТАЙЫМНЫН ЭЭЗИ

Ак сўмерлер ортозынан ай канырап
чыкты.

Алтайымнын ээзи ак айгырлу јортты.
Ағын аржан суулардан ак айгырын
сугарат.

Күннин алдын ачарга
күнчыгыш jaар ууланат.


Ак сығындый тайгада амыргызын
сыладат.

Күкүрти јок јалкын болуп, Кан-Алтайын
јарыдат.

Энирде кырларын эркелеп, ээзин болуп
элбирейт.


Алкышту амыр сананып,
Алтайым амырап уйуктайт.

1967 жыл



КАЙКАМЧЫЛУ КАН-АЛТАЙ

Амыржыган ак тайгалар
Ак айастын алдында.
Көстөр жетпес көк тайгалар
Көк тенери алдында.
Эр жажына эдиски
Эригип-јайнап тургандый.
Эр жажына кунуксын деп,
Кудайга жайадып салгандый.
Кулузындар баш болзын деп,
Алтайна бажыргылайт.
Сылай берген сыр салкындар
Кемди сурулап баргылайт?
Кебис сынду Алтайга
Кемнин кожоны томылган?
Тайгаларды ыштадып,
Кем кородоп тантылаган?
Меес јанында мечиртке
Меемди откүре акшыды.
Койу аралда боро ўкү
Койонго тойып ўшкүрди.
Торолгон бөрүлер тозуда
Тон кышкыда улужат.
Кудайдан курсак суражып,
Курч тиштери тырсылдажат.
Семис кара кускундар
Седендежип сек челдейт.
Эрлик бийдин сыйынын
Амтандузын дешкилейт.
Тас тайгада тас деп күш
Учуп болбой талбандайт.
Табыргының ичегези оозынан
Ары-бери калбандайт.
Түмен јылдыстар түженип,
Олёнгö чалын ычкынат.



Карый берген каныл мёш
Кайлабай торт тым турат.
Кулузынның бажында
Куулгазын кожондоп тургандый,
Jaан сууның јарадында
Jаш келин комудап тургандый,
Кандый кайкамчылу бу Алтай!

1964 жыл Барнаул, мединститут

СЕНИН КЕЕНДИГИНДИ ІАЖЫНА БАЙЛАЙЫН

Агару Алтайым, айланайын сени,
Jaражынды ачып, кайкатсан мени.
Көк сүмөрдин бажына чыгып,
Көкип ыйлайын жажымды сыгып.

Jaражынды чактар арчып болбогон,
Jаш ўйебис эдегинге ойногон.
Одорго эржине малыбыс тойынган,
Кеендинди көрүп, санаам жарыган.

Алтай жоным ак малын айдал,
Астаттай тоозын көптөтсө кайдар.
Алтай журттарда албатызын айылдан,
Алтай поэттер алкыжын кычырап.


Чанкыр күскиде Кадын бажы
Мёнкү чогын көзине чагылтар.
Байлу бийик ажуулар ажып,
Алтайдын жаражын улус кайкажар.

Алтын-Көлдин кеендик жарады
Jай ла келзе, жаражып көрүнер.
Чолушман ёзёктин онбос жаражы
Күс ле келзе, алтынга көмүлер.

Кайран Кадыннын иримделген толкузы
Качаннан бери жонымнын көксинде.
Кайчыларды сакыган анчылар одузы...
Улу Улагаштын кебери көзимде.

О, ўч сүмөрлү Кан-Алтайым,
Сенин кеендинди жажына байлайын.
Ак-жарыктан жылыйып калзам,
Айткан сөзимди жоёжо эдип алзан.

2005 жыл



АЛТАЙ ЈЕРИМДЕ

Алтай јеримде мёнүн мёндүрлер
Мөштөргө урулган.
Кызыл энирде күдүчилердин кожоны
Жылдыстарга торгылган.
Ак сўмерлерге канаттары кайдыгып,
Тандар тызырашкан.
Баатыр аттардын барган истеринен
Чёрчөктөр чойилген.
Алтай јеримде, Алтай јеримде
Сығындардын туйгактары шынырашкан.
Алтай јеримде күн баатырдын
Алтын чачагы јаркынын јайган.
Торгыланып келееткен торко тандары
Толун айга толкуланып табарган.
Торгыланып келееткен торко тандактан
Тогузон башка шынырыш угулган.
Алтай јеримнин апагаш чечектериинен
Эликтер сугарынган.
Алтай јеримнин онжүк чечектериинен
Солонылар он алган.
Онын учун алтай кебер
Солоныдан солун меге,
Онын учун Алтай јерим
Солоныдан солун јerde.

1968 јыл

ТӨРӨЛИМ ДЕП СӨСТИН ТҮБИН ШҮҮЙДИМ

Мен бойымнын деремнемди сүйдим,
Ол јок болзо, менде не бар?
Төрөлим деп сөстин түбин шүүйдим,
Бу сөс јүргимде jaантайын јаныланар.


Менин деремнем кичинек-кичинек,
Капчалда карлагаштын уйазындый
кысталган.

Качан да болгом мен кичинек, тенек...
Сүүген деремнемнин чадырлары ышталган.

Кандыктар чечектеген кару јерим,
Сеге jaантайын карузып јүредим.
Төрөлим деп сөс сенен бийик,
Је слер јүректерде качан да бирлик.

Тенери телкеми – чанкыр килин,
Је төрөлим деп сости неге түнгейлеер?
Деремнемди мен сүүгем, билгем,
Је Төрөлим дейле, канайда чүмдеер?

1974 жыл



ЈААН ТӨРӨЛИМЕ

Төрөлим менин сүрекей элбек,
Төжимде јүргим омок кожондойт.
Кайда ла јүрзен, калыктар-элдер
Карузып билижет, тилдерин ондойт.

Жүлүндий чёйилген чөлдөрлө мендеп,
Жүрги тирсилдеп, поезд мантайт.
Жүгүрүк аттый токтобой эмди
Журүмнин школына мени аппарат.


Эр-киндиктү бүткен адымда
Элимнин учун тынымды саларым.
Чечектеп ёскён төрөлим алдына
Чертимди берип, каруулда туарым.

...Кайра жүгүрген апагаш кайындар
Кайдаар да элчиге барып жаткандый.
Элес эткилеп, ыраак Алтайда
Энемге эзеним јетирип баргандый.

Андый болгожын, кайынгаш-сыйындар,
Айдып барыгар сөзимди тууларга.
Карлу кайран кичинек јуртымда
Кару энeme, төрөл јонымга.

Уйкузы кыска түндерге удура
Уулыгар јолдо брааткан – дегер.
Элининг ижин, амырын корулап,
Эркегер каруулда туратан – дегер.

...Токтоду сайын улусла «кузуп»,
Торгылта оғыра поезд барат.
Жүткиген јолдорым эмди де узун...
Журүмнин школына бу аппарат.




Бала тужымның кыйузын артырып,
Байкал көлинде байканым тарттым.
Амаду-санаам ёскö дö болзо, агару учурым –
Тörölim корыйдым!

1987 жыл

ҮЛГЕРЧИ КИЖИ ЖАЙАЛТАЗЫЛА ЖААН

Үлгерчи кижи жайлтазыла жаан,
Jүрегине кезикте кулчыгат кан.
Айткан сөстöри ару болотон,
Ачыркак санааны ундып койтон.
Үлгер бичийле, оморкоорго жарабас,
Жайлтаннның жаргызын жон айдар сеге.
Качашкан санаа алын жол албас,
Кирелү болzon, киришпе ўлгерге.

1981 жыл



Я ДИВНУЮ МУЗЫКУ СЛЫШУ В СЕБЕ

Я дивную музыку слышу в себе
И вижу тогда бесконечные дали,
Что с давнего детства остались во мне,
С тех пор, когда сердце не знало печали.

Из этой волшебной и светлой страны
Мне звуки чудесные слышатся снова.
Чтоб душу очистить, они мне даны,
Как доброй молитвы целебное слово.


Когда я прислушаюсь к этим словам,
Мне видится дальняя, дальняя юность,
И горы сверкают вершинами там,
Прорезав ночную прозрачную лунность.

Тогда словно чудо, сквозь прозрачный свет
Встают пред моими глазами виденья.
В них радость, и счастье, и добрый привет,
В словах я тогда нахожу утешенье.

Тогда становлюсь я светлее и сам,
И снова я чист и душой первозданен.
Души высота – как таинственный храм,
Где слышу я трепет живого дыханья.

Я неуязвим для тоски, для беды,
И вера все тверже, и жар мой не стынет.
Укоры людские и груз клеветы
Легко мне презреть, если я на вершине.

Перевод Е. Стюарт, 1979 г.



ҚЫЗЫЛ КАНЫМЛА

Кайаларга шиниген ўлгерлер
бичиирим.
Изў жажымла
Кату таштын јүрегин сыйстадарым.
Эжиктерди токулдадарым.
Эзиндий јүректи токынадарым.
Жалкындый жалт эдерим.
Кычырудый јимирип келерим.
Тўни-тўжиле, тўни-тўжиле
Иштен белим корчайгончо,
Сабарларым чылаганча
Албатыма иштенерим, кичеенерим.

1969 йыл

A. Sh. 228

ПОЭЗИЯ – ОЛ КЕЕНДИК ТАЛА

Поэзия – ол кеендиқ тала,
Оны сезип, жүрексиреп, кала.
Jaан, бийик санаага един,
Аргымак атты ээртеп мин.

Поэзия деген сөстин учурын
Ондо ойгор поэттерди қычырып.
Жаркынду сөстөр, жараш күү...
Жажына ого сүүш түү.

Öзөк-тының ўзүлгенче бичин,
Арајан ашты астан ичиp.
Кеендики жажына кереестеп jүр,
Ичи күйгенді ырада сүр.

2002 жыл



БАШТАПКЫ ЎЛГЕРДИ КАЧАН БИЧИГЕМ?

Баштапкы ўлгерди качан бичигем?
Жажыркак бала тужымда.
Ол тушта мен нени кичеегем?
Нени де эмес, учы-учында.

Поэт болорым деп бодобогом:
Кöп немени ондобогом.
Мен тёргинчи класста ўренгем,
Ўлгер бичип, чаазын ўрегем.

Санаама кирет айдын энир.
Турага јёлёнгөн текпиште отургам.
Айдары јок кеен Алтайды
Аյыктап, кеендиқке туттыргам.


Онон бери кöп јылдар ёткён,
Мен jaанап, амадап, ёрё ѡскём.
Ўлгерлер бичириң ундып салгам,
Врачтын ўредёзине ўренип баргам.

Кöксимде санаалар тыныскып,
Кöзиме көрүлер көрүнетен.
Ол тужында ончозын ундып,
Ойто ло чаазындар ўрейтем.

Эр кемине эмди јеттим,
Экпиндү санааларга экчеттим.
Кöргөнимди кöксиме саладым,
Ўлгерлер бичип, амырап аладым.

Мен поэт пе, поэт эмес пе?
Онызын албаты бойы айдар.
Айса болзо, Алтай јеристе
Ады-чуум артып калар.

1976 жыл



Поэзия – от,
Поэт – Прометей.
Башказы незинде дезе,
Jүрүм кудай эмес,
Поэт мактадар.

1963 жыл

Jүргингеде поэзия
Чедиргендий койлөзö,
Чедиргендердий очсо,
Чедиргеннен
Жалбыш күйер деген
Чечен сөскö ижен.


1963 жыл

— иштөр салымын иштөр та
— майдын бөбөндердөн дамын анык
— ынтымдың иштөрдөн көрүнүштөрдөн
— майдын талшыкка даңыздарынан

— иштөр салымын иштөрдөн
— иштөрдөн көрүнүштөрдөн
— майдын талшыкка даңыздарынан

— иштөр салымын иштөрдөн
— иштөрдөн көрүнүштөрдөн
— майдын талшыкка даңыздарынан

— Бар салып төштөн көйтүнүштөрдөн
— майдын талшыкка даңыздарынан
— иштөрдөн көрүнүштөрдөн
— майдын талшыкка даңыздарынан




ТИЛИМ – ЭРЛИНЕ

Жалакай күүндү кару албатым,
Артыктап слерден неме албадым.
Кереестеп жүргеним керсү тилигер,
Онызын ондоп, карузып жүрүгер.

Тилимди балжардан арутайын дегем,
Албатыга јаразын деп кереестеп эгегем.
Эрлине тилиме тоозын түшпезин,
Тилибис јокту деп улус шүүшпезин.

Акту бойыма тилим – эрлине,
Амзап көргөм амтанаын эрдимле.
Жилик-јулугын таптанып бичигем,
Албатынын амадузын айдарга кичеенгем.

1987 жыл




ҮЛГЕРЛЕРДИ ЧҮМДЕЙДИМ

Үлгерлерди чүмдейдим
Энирде, түнде.
Шүүлтөлөрди күрмейдим
Күзүнидий күсте.
Айдын күстердин,
Айдын түндердин
Абыдын алгам.
Жүзүн жүстердин,
Жүзүн күстердин
Көрнöзи,
көпшүзи
көксимде.

Көксимде бүгүн
Эртен турадый кен.
Жүргегим, сүгүн,
Телекейле сен тен.

1968 жыл




ҮЛГЕРЛЕР БИЧИП ІАДАРЫМДА

Мен ўлгерлер бичип јадарымда,
Меге јылдыс мелиреп түшкен.
Алдымда јаткан ак чаазынга
Күннин чогы тамып түшкен.

Мен ўлгерлер бичип јадарымда,
Чанкыр чечектерден јаш сзылган.
Кара тумчукту эликтөр јанымда
Карузып мени айланып баскан.

Мен ўлгерлер бичип јадарымда,
Карган энем кайкап көргөн.
Ол тужында энемнин көстөринде
Кандый да ойгор оттор күйген.

1971 жыл




КОГДА Я ПИШУ СТИХИ

Когда пишу я по ночам стихи,
Ко мне слетают звезды, словно птицы.
Их легкие и светлые следы
Пусть приживутся на моих страницах.

Когда пишу я по ночам стихи,
Свою слезу цветок роняет синий
На белую бумагу.
Вокруг меня
Толпятся лани стройные в долине.

Когда пишу я по ночам стихи,
Взгляд матери я чую за спиною,
Но лишь закончу, — исчезает всё,
Все образы прощаются со мною...

Перевод Е. Стюарт, 1979 г.




ПОЭТТЕРДИ ЧЕБЕРЛЕГЕР

Улустар, чебер болыгар!
Чебер, улустар, чебер!
Алдыгарда поэт турза,
Ого јаман этпегер.
Поэттин шылынган јўрегинен
колынды капшай туура тарт.
Иштенкей койчы, ишмекчи,
кала ол ло бойын арт.

Поэттин јўрегинде тыныссыган
кызу кылла ойнобо,
Айлында кыбына алтап кирзе,
ачынып ого мойнобо.
Поэттин јўрегинде ару, ару,
арудан ару, ару күүн,
Jakши поэт суруулда,
јаан керес бўгён.

Jaжу кылга табарзан,
јалкын сени согор,
Jалакай јўрек кандалза,
сорбуланып соор.
Поэтке ёткўн кўён керек,
эн эрчимдў јўрек керек,
Поэтти ёчёп, ўштöп турзан,
Сен јўрўмде тенек.

Јўрўмде поэтке туштазагар,
кўйўниш слерде юк болзын,
Поэттин ўстинде кўнди
кара кёлёткё бёктёбозин.



Анчадала юиit јүрек
аchu шылынып шыралаар,
Jүrümди јүрген, көргөн поэт көгүстү
кижи чыдажар.

Андый да болзо, улустар,
ас поэттер чыданкай,
Jайалталу поэттин
јүреги жажына шыранкай.
Албатынын уулы ол,
атту-чуулу кижи ол,
Ого јүрегинде сүүш түү,
акту жакшы кижи бол.

Jайалталу поэттин омок күүнин очүрзе,
Түлейлерге туштайла,
алтын тыны ўзүлзе,
Ондый кара улусты
килинчек, исте! Jалкын, сок!
Үстине тенери бузулзын!
Унчукпайтан жаным јок!
Jок! Jок! Jок! Jок!...
Jок! Качан да јок!
Атту-чуулу поэттин
салымын ундыыр учурым јок.
Поэтти тооп јүригер,
поэттерди чеберлегер,
Алдыгарда поэт турза,
сурайдым: жаман этпегер.

1980 жыл


ПОЭТТЕР

Поэттер,
Аргымактын тискинин
тудаачылар.
Күлўктер
Аргымактан канча ла катап
Лыгылаачылар,
Туружаачылар.

Аргымак ат сунар,
Сунар,
Сунар,
Сунар.
Ондый манга кем чыдажар?
Je кем де, байла, чыдажар.
Ол ададар,
Ол макталар.

Аргымагының ай таказы
Тенериде артып калар.
Үйеликке удура сунар.
Калыктын күүнинде
Жылдыс болуп,
Ырыс болуп артар.

1968 жыл



МОНКҮЛИККЕ НАЙЛЫК

Элбек Россия, бис алтай улус
Эдегинде кырларда эптү јадырыс.
Оскö јондорынла тил билижип,
Öön јогынан јўрўмле барадыс.


Сениле кожо кёп ѡолдор ёткёнис,
Канду јууларда кырылып ёлгёнис.
Эзен-амыр ёйлёрдö ёскёнис,
Эдегиннен тудунып, ичкери басканыс.

Санаа-күўнис бистин јарык,
Салымыс јаныс, улу Россия.
Тёрёл ороонысты ёштўлерден корып,
Тёжине јыгылганыс, тёрёл Россия.

Телкем ойгор сенин тилин
Тенистий јўрўмге бисти кийдирди.
Бистин кёстөрис кара килин,
Сенийи чанкыр тенеридий деп билдириди.

Бичик-билигин бисти кёдўрип,
Бийик күўн-санаалу этти.
Алтай јонымнын амадузын бўдўрип,
Акту, чындык јадынга ўретти.

Кереес санаабысты чыгара айдып,
Келер ёибис јаркынду дейдис.
Мёнён канатту самолетко отурып,
Мёнкүлик наýлыктын кожонын чўмдейдис.



АЛТАЙДЫ САНАНЗАМ

Алтайды сананзам,
Аттары киштежип тургандый.
Агаштар амыр шуулажып,
Жайканыжып тургандый.
Кёгөрип барган ёзёклө
Күзёуни шынырай бергендий.
Алтын-сары күскиде
Амыргылар эткендий.
Эниргери кырларда
Икили эригип тургандый.
Эрке-эрке энемле
Эзендёжип тургамдый.

1968 жыл

АС АЛБАТЫ АНДЫЙ БОЛБОЙ

Меге јурттардын улузы кару,
Жүстери јарық, көстöри ару.
Jakшылажып öтсö, јуук таныш,
Ыраакта јўрзем, санаамда јаныш.

Кийген кийими чўм јок,
Кыймырашкан балдары тойу-ток.
Керес тилиме мында јайым,
Кöп керигем деремнелер сайын.

Айылдарына кирзен кысканбас,
Бар немени ўзе салар.
Конойын дезен кыландабас,
Орын, тёжёк чўрче табылар.


Кайнаган казаны оттон чыкпас,
Курсакты качан да артыгынча салар.
Айылдан киргенди јаман айтпас,
Су-кадыгарjakши ба деп сураар.

Солун-собурды соныркаждып угужар,
Соондо кирип јўригер деп айдыжар.
Алтай јанын ундыбай јандаар,
Арајанды айылчыга амзадар.

Балдарга, малга сўрекей кару,
Мындый эрмек ортозында јарлу:
– Алын эдегинге бала бассын,
Кийин эдегинге мал бассын.

Јай келгежин, коројон
Шоркырап агар, јыргап ойнобой.
Кандый jakши эптў јон,
Ас албаты ондый болбой.

1967 ќыл



ЛЮДИ СЕЛЕНИЙ

Я люблю людей из деревень,
Лица их светлы, как ясный день.

Здесь одежду в культ не возведут,
Культ один – до пота трудиться,
И родной язык здесь берегут,
Дав ему свободу, словно птице.


В дом любой заходишь, будто в свой –
В час любой – как поздний, так и ранний,
Всем, что есть, поделятся с тобой,
Отнесутся с добрым пониманьем.

Спросят о здоровье, о семье,
В отдыхе, в ночлеге не откажут,
И какие новости в селе –
Обо всех до мелочи расскажут.

Любят здесь детей, разводят скот,
И недаром замечают тонко:
Двор – не двор, коль у его ворот
Нету ни ребенка, ни ягненка.

Каждый с каждым в стороне родной
Неразрывной связаны судьбою.
Так вот и живет одной семьей
Маленький народ с большой душою.


Перевод Н. Черкасова, 1979 г.



МЕН АГАРУ АЛТАЙДА

Мен агару Алтайда
Ак кайындый ап-ару,
Ады јаан тайгада
Ажу јолдый агару.

Жылдыс көстү түндерде
Жылдыс курттын жаркыны.
Күски тымык түндердин
Күкүрти јок јалкыны.



ИСКУССТВОНЫН ЁЗЁК-ТЫНЫ – ЛИРИКА

Поэзия искусство – эн ле јаан,
Онон јаан чүмделги јок.
Лирика – ол кажы ла искусство кан,
Онызы јогынан ончозы – кок.

Лирика тыны күүнимди јайкаар,
Ӧрт кычырудый јүрегин каарар,
Јажын чакка ол јиит – онбос,
Онон терен не де болбос.

Эн чын ичјандык јүрүм анда,
Тыш јүрүм – көлзöш, тегин јадын.
Кижи – ол лирика, јүрек, санаа,
Кайда анда мёнүн-алтын.

Ээзи болзо – онынг албаты,
Энези болзо – эт-јүрек,
Ол јүрүмде маанылу баатыр,
Ого тендежип, баштанып јүреек.

1974 жыл


ПОЭЗИЯ КЕРЕГИНДЕ

(Үүр ўлгерлер)

Жүрүмимнин учуры,
Жүргимнин јулугы,
Күнчечектий сүўжим,
Күзүнидий күүним,
Тын берген тыныжым,
Тыштандырган тымыгым.
Солоны ондү солуным,
Эдиске ўндү эржинем –
Поэзия.


Тынданып келген поэзияга
Тыныжым менин кыскарат.
Тынсыкып келген поэзияга
Тыным менин чичкерет.
Оорыдып келген от-жалбышка
ОНТОП јада бергедийим.
Ӧзөгимде поэзияга
Ӧрө özö бергедийим.
Кайкамчылу поэзияга
Калажырап систап јүредим.
Кöйлöп келген поэзияга
Кööрöп кöмüле бергедийим.

Кайдан сен
Жүргиме табылдын?
Кайдаар мени
Jaантайын кычырадын?
Каныма кайылып,
Таркай бередин,
Чинимди кийдирип,
Чечеркеп келедин.



Öзёгиме киреле,
Öрүп јададын.
Öйкөп ийеле,
Öдүп каладын.
Качан бирде
Карамтыгып калзам,
Кабайыма киреле,
Кайлап јатсан.
Күн меге
Köрүнбес те болзо,
Тын меге
Кирбес те болзо.

1963 жыл




ПОЭЗИЯ – КҮН

Поэзия – күн,
Жууктазам, күйерим.
Поэзия – жаркынду түн,
Түште азып жүредим.

Жылдыстар, жылдыстар...
Жарып күйет ыраакта.
Поэзияда ырыс бар,
Жүргегим менин кунукта.

Жүрүмде көп сананба,
Мен сананып жүрейин.
Кунугым менин калас па?
Өлбөгөндө көрөйин.

2000 жыл



ПОЭТ И ЕГО СВОБОДА

Мне до боли знакома планета –
Износил я сто пар башмаков
В трудных поисках нескольких слов –
Тех, что ждет мой народ от поэта.

В красоте все мы видим начало
Вдохновенной любви и мечты...
Но одной лишь такой красоты
Для поэта немыслимо мало!


Вот словарь, вот перо и чернила,
Ты свободен – садись и пиши...
Если б жили стихи без души –
О, как просто тогда бы всё было!

Вечный труд, беспрестанность усилия –
Здесь свобода и счастье твое.
Приземляет тебя бытие,
Но в стихах обретаются крылья.

Слово к слову, страница к странице...
Нет свободного, нет!
И в работе, бессонный поэт,
Здесь с тобою никто не сравнится.

... Люди кажутся мне божествами...
Долетят ли стихи до богов?
Или смыслом вот этих стихов
Любоваться в тиши вечеров
Будем только, поэты, мы сами?..


Перевод Ю. Магалифа, 1979 г.



АЙДЫН ТҮНДЕР

Айдын түндер
Кайкамчылу јаркынду,
Јылдыстардын имдеки
Кандый да жажытту.
Тенериде булуттар
Санаадый тымыган.
Јылдыстардын шымыражы
Кулагыма торгылган.

1968 жыл




АЙДЫН КӨЛИ

Куулгазынду куу, кыс болуп,
Айдын көлдө эжинет.
Тымык ўүрлө јылдыстар
Ойноп оны ээчижет.

Апагаш ўлүш чачынан
Айдын чогы јаркындайт.
Араай јүзүп баргажын,
Айдын көли јаркындайт.

Кулузынду јаратта
Куулгазын оттор чагылат.
Айдын көллө араайын
Апагаш куу жүс барат.


1968 жыл



ПРОХЛАДА УКУТАЛА АЛТАЙСКИЕ ГОРЫ

По каменным хребтам,
то зной дневной копили,
Прохладная заря спокойно
разлилась
И там, где амыргы охотники
трубили,
Под вечер, как джейран,
на отдых улеглась.
Но сумерки пришли и, как джейран
тревожный,
Перевалив хребты, заря исчезла
прочь.
И тихо, как ночной охотник
осторожный,
Тогда взошла луна
и всё укутала ночь.

Перевод Е.Стюарт, 1979 г.




АЛАНЧЫККА АЙ КЕЛДИ

Жылдыскуртту түн келди,
Ай куруттар түнеди.
Аланчыкка ай келди,
Анда отурып түнеди.

Ак жастыкту кабайды
Ак сүнелў жайкады.
Мөштөр бажы шуулашты,
Мёнүн түштер жайады.

Амыр турган чадырды
Жылу уйку кымыды.
Аланчыкта отурган
Ай араайын кунукты.

1968 жыл




КАН КЕБЕРЛҮ АЙГЫР БАР

Калын јалы јайрадылган
Кан кеберлү айгыр бар.
Ол айгырды чалмадаарга
Амадаган баатыр бар.

Кызыл энир киргенде,
Кызыл тандакты ол уткыйт.
Айгыр одорго келгенде,
Чалмадаарын ол эндейт.

Айгыр ажар ажуга
Кыйра буулап алканат.
Ајыктап ла турала,
Айманп калган атанат.

Айылына келеле,
Ал-санаага алдырат.
Эртезинде энирде
Ойто ло оноор атанат.



ВОЛШЕБНЫЙ КОНЬ

Есть цвета крови жеребец
С густою гривою, как ночь.
И есть могучий богатырь,
Что хочет скакуна поймать.


Как красный вечер настает,
Он в поле сторожит его,
А чуть примчится жеребец,
Он забывает про аркан.

Завороженно смотрит он
На небывалого коня.
Его учаяв, жеребец
Копытом бьет – земля дрожит.

Конь мчится через перевал,
А богатырь идет ни с чем.
Оплошность глупую кляня,
Он шепчет:

все равно он – мой!
И каждый день, едва закат,
С надеждой он идет в поля.
Вновь исчезает конь,
 а он
До сей поры заворожен.

Перевод Е. Стиоарт, 1979 г.



СЕЛ НА ЮРТУ МЕСЯЦ

Тайны исполнена ночь на земле.
Рой светляков – как светящийся
снег.

Месяц на юрту спустился
во мгле –
Месяц устроился там на ночлег.

Начали светлые духи гор
Белый членок колыбели качать,
Сказку стал нашептывать бор,
Людям хорошие сны напевать.


Мирную юрту укутал сон,
Бор торжественный тоже уснул.
Месяц на юрте затих, утомлен,
Грустно согнувшись,
и он прикорнул.

Перевод Е. Стюарт, 1979 г.

КҮДҮЧИ АЙ

Энир кирерде,
Ай-яражай
Тоозы јок јылдыстарды
Айдал алала,
Тенери одорго
Түниле кабырган.
Тан адарда,
Ай-яражай
Кабырган јылдыстарын
Жылыйтып салала,
Ээн тенериде
Эригип арткан.


1968 жыл



АЛТАЙДЫН АГЫН СУУЛАРЫ

Кайракан Кадын – Алтайдын
эн jaан суузы,
Алтын-Көлдөн агып чыккан
Бий – кичинек сыйнызы.
Ондой улузы суу алган
омок-шулмус Урсул суу,
Кан деп суунын ўстинде
кайып учат карык куу.
Кургак чөлди сугарган
Чуйдын суузы чакпынду,
Чолдо чечектеп јайканган
јажыл ёлён чалынду.
Киндигимле тудуш сен деп,
казак каран бажырган,
Аллах кудайыс бар деп,
орозо кардын кадырган.

1990 йыл



АЛТАЙДЫН ІАРАЖАЙЫ

Алтайдын јаражайы

Алтын-Көл,jakшы ба?

Кырлардын јаражын јайкаган

толкууна тапчы ба?

Сенин тымыгынды јажына

каруулдайт Алтын туу,

Сеге кирип токынаган

Чолушман деп агын суу.

Алтын-Көл, Алтын-Көл,

алтыннан да јарашиб көл,

Алтын-Көлдин јаражын

кайкап көрөргө капшай кел.

Кан-Алтайдын көлдөринин

эн јаражы сен эмей,

Алтайдын ўстинде улустар јўрет

јаражынды сенин билбей.

Алтын-Көл, Алтын-Көл,

сен кересе ле кеенди,

Күнчыгышта Байкалла

сен таайлу ла јеенди,

Сени катап көрөлө,

бөрүгим уштып эзендештим,

Ар-бүткенди сүүген

ырызымды улусла ўлештим.

Алтын-Көл, Алтын-Көл,

сен Алтайдын алтын кабайы,

Алтын-Көл, Алтын-Көл,

сен алтай јердин талайы.

Көл јаражай кыс ошкош,

көрзөн, көрөр күүнин келер,

Жолыгарга јожып келзен,

јобогон бойына килеер.

КАДЫН-БАЖЫ

Кадын бажы Ўч-Сўмер!
Чурай берген кёк айаска.
Менинг бажыма кем једер деп,
Кўскўдий жалтырайт ак айаста.
Тербезен кёчкўн булуттарды аралап,
Теменедий суркурайт бийикте,
бийикте.


Чедиргендий чечектерлў чанкыр
Алтай

Чечектеп јадат онын эдегинде.
Айландыра кырлар – камык черў,
Карый бергендий ак баштарлу.
Карайлап чыккан Кадын-Бажы
Камык черўнинг башчызы.
Алып кептў озон кырлар
Ончозы куйакту жалтанбас
баатырлар.

Канча баатырлардын кайракан
адазы

Улуркап танкылайт Кадын-Бажы.

1958 ўйл



МОЯ КАТУНЬ

Дорогой осени червонной,
Покачивая облака,
Течет, играя синим звоном,
Катунь – веселая река.

К тебе пришли и лес, и горы,
Чтоб слушать сказку волн твоих
И месяц золотой над бором,
Заворожен тобой, притих.
Моя Катунь, своей волною
Ты звезд и солнца ловишь блеск.
Но слышу я за тишиной
Твоих глубин громовой всплеск.

А ты,
чтоб не мелела,
воду
Из родников алтайских пьешь...
Сквозь сердце моего народа,
Я верю, ты, Катунь, течешь!

Перевод Е. Стюарт

ЧУЙДЫН ЈОЛЫ

Амыр јылышкан ак булуттар
Көрүнбей барат ажулар ажыра.
Кобыдан көдүрилген куу тумандар
Артылып калат сүмерлер бажына.

Анда јылышкан булуттар алдыла,
Тумандар ёткүре терен кууралдарла,
Чуйдын јолы јыланый чойилген,
Калка, монголдын јерине јеткен.

Чуйдын јолы – најылыктын јолы,
Албатыга јажына таза болор.
Чуйдын јолы – ырыстын јолы,
Албаты оны јажына тоор.

Шунгуп туро кере түжине
Машиналар кырларла, чуйдын чөлиле.
Түниле јылышкат тайгада оттор –
Түмен јылдыстарга түнгелеш олор.

1966 јыл

СЫГЫНДАР

Алтайдын андары астабаган эмей,
Анчыларга ачынып кородогоным темей.
Ан-куштарла алтай эмди де бай.
Алтын күскиде амыргылайт сыгын ай.


Тан эртен тайгага күн јарып тийзе,
Бир сыгын ыраакта сывладып ийзе,
Экинчизинин ўни удабай угулар,
Одоштой кайага јаныланып торгылар.

Тындалана берзен, тынып-тынбай,
Откүре ыраакта угудып-угулбай,
Жүрегине томылар ўйеленген ўн,
Анчы болzon, адынды ээртеп мин.

Амыргыны алала, узада тартсан,
Тындаланып ичкери араайын јортсон,
Тымык тайга ойгонып ўн алыжар,
Кем узада чёйёр, сыгындар маргыжар.

Үүр бедиреген сыгын удура сунар,
Букадый бустап, ёкпёлёнип тынар.
Кайда барган ўүрлү ойлок мыйгактар,
Арканы јолдогон айры туйгактар?

Үйезин улалтып сыгындар бустажар,
Мүүстери тенкейижип, сўзёжип туштажар.
Үүрди блаажып кемзи эркидеер,
Онызы ойлок мыйгактарды ээлеер.



СМЕРТЬ МАРАЛА

Мчится марал, что поранен стрелком,
Мчится с трудом по кустам и корягам.
Небо над ним закружилось волчком,
Все тяжелее он дышит, бедняга.

Бег все труднее, все гуще заслон,
Жизнь на исходе, в глазах потемнело.
Вдруг, как подкошенный, падает он,
Дрожь пробегает по мощному телу.


Смяты вокруг и цветы, и кусты.
Жив он секунды последнего срока.
Алые струи из раны, густы,
Льются на травы медлительным током.

Вот, наконец, он вздохнул глубоко,
Умер в чащобе, в лесном одичанье.
Стадо умчалось уже далеко
И опрокинулось небо в молчанье.

Больше тебе не пастись на лугах,
Там, на альпийских отрогах Алтая.
Солнце не будешь нести на рогах,
Громко трубить, о любви возвещая.

Жаль мне тебя, мой красавец марал,
Дикий, стремительный, с гордым обличьем.
А браконьер, что тебя убивал, –
Пусть он подавится этой добычей!

Перевод Е. Стюарт, 1979 г.



АЙЛАР

Бу ла көрзөн, кыш
Жедип келген турар.
Туралардан ыш
Чоргуп-чоргуп чыгар.

Чанактар кыјыраар,
Ийнектер мөөрөжөр,
Сооктор тызыраар,
Куйундар куйулар.


Кышкы куран ай
Кырларда турар.
Ээчий кочкор, чаган ай,
Кей соокко тунар.

Тулаан ай келгежин,
Кар кайылып баштаар.
Божозо ло кетежип,
Кандык тöптöйлöп чыгар.

Күүк айда күн узун,
Күнчечектер јайканар.
Кичинек изё ай учун
Балдар кобизи тайгалаар.

Jaан изё айда
Ёлён ижи башталар.
Курандарын айдап,
Јайгы куран ай чыгар.

Оны ээчий сыгын ай,
Сыгындар эдип, аш быжар.
Аркаларды јакалай
Анчы улус базыжар.




Үлүрген, күчүрген айларда
Согум согор туш болор.
Жыл ёдёр мынайда,
Ойто ло кышкы ай турар.

ЭРТЕ ЖАС

Узун мойынду кыш ётти,
Узун түндер кыскарды.
Күн эртелеп чыгар болды,
Түш узундап турар болды,
Кају жерде кар кайылды,
Чичке јолдор каарды.

Жуукаларла суучактар
Шоркыражып ағышты.
Жүгүрүк шулмус уулчактар
Кажык ойноп соодошты.
Күртеген карлар јукарды,
Тонкур тёндөр кугарды.

Јанып келген кучкаштар
Жаландарда јемзеди.
Жаскы јарык аралда
Күннин чогы керилди.
Төрөөр уйлар јелдеди,
Мал кожулар ёй келди.



РАННЕЙ ВЕСНОЙ

Зиме уйти пришел черед –
Все раньше солнышко встает.
Короче ночь – как тает,
А день все подрастает.


На солнце исчезает снег,
Тропинки обозначив,
Ручьи, в овраг направив бег,
Лопочут и судачат.

Мальчишки шустрые опять
В бабки начали играть.
Сугробы плачут горько,
И подсыхает горка.

Из дальних возвратясь краев,
На поле ищет червяков
Отряд певцов пернатых.

И скоро в солнечных лучах
По новой травке на лугах
Запрыгают телята.

Перевод Е. Стюарт




ЈАЙ

Кичинек изёй ай –
Чечектерге јай.
Кызыл чейне, күнчечек,
Күзёни деп кök чечек –
Ончолоры јаланда,
Jaан ойын-јыргалда.

Эдил ўндю күўктер,
Köп-кöпöгöш köктöштöр,
Jалаа эдинген бööljin
Кеен јайдын керезин
Чур-чуманак кожондойт,
Küs келерин сакыбайт.

Jардак ўндю энелер
Jаланнан јиileк экелер.




ЛЕТО

Солнце на Землю
Лучи расплескало.
Быстрые реки
И синие скалы,
Зелень тайги
Благодатным летом –
Всё пронизало
Теплом и светом.

Солнцем земное пропитано тело,
Земля расцвела и в тепле разомлело.
Дальние горы укрылись дымкой,
Словно желая стать невидимкой.

Звенят ручейки
И, полны отваги,
Питают корни,
Что жаждут влаги.

Перевод Е. Стиюарт




АЛТЫН КҮС

Эмил сайлу кузуктар,
Кызылгат ла казылган.
Тийингат, кайынат
Туку качан быш калган.
Ак кайындар сап-сары,
Шуулашкылап турлары.

Алтайымда сыгын ай.
Амыргылар јынырайт.
Койлор, уйлар тойынган,
Јылдыстар да койылган.
Тенгери бийик, кей ару,
Кырлар алтын сыргалу.

Кеткин күштар бийикте
Түштүк jaар учкылайт.
Анчылар дезе тийиндең
Баргылаарга шыйдышнат.
Идирген толо, кыралар ээн.
Алтын күс, сен кеен.




ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

Зреют шишки целебные кедра,
От брусники в бору красно,
Костяникой, смородиной щедро
Одаряют нас горы давно.
Лист березы в зеленых рощах
Чуть желтеет, о чем-то ропщет.

На Алтае месяц марала
В амыргы по лесам трубит,
Россыпь звезд словно гуще стала,
Небо выше, и даль сквозит.
Золотые надели уборы,
Снова наши родные горы.
Синеверхие наши горы.

Собираются к югу птицы,
В небе слышатся их голоса.
И охотникам не сидится,
На охоту уходят в леса.
Убран хлеб, и зерно полновесно –
Золотая осень чудесна.

Перевод Е. Стюарт, 1979 г.




КЫШ

Ак јундый кыш келди,
Аркаларды аш келди.
Койондор койу аралда
Боро талды кертилейт.
Түлкүлер узун түндерде
Ботыштар кетеп јўргилейт.

Оогош балдар чанакту,
Jaандары чаналу
Ак тёндөргө келгилейт,
Анан јынылап түшкилейт.
Туралардан ыш чоргыйт,
Туулар бажын ай корыйт.


Эртен тура ак карга
Эки кёзин кылбыгар.
Корон соокто шуургандар
Кобыны тёмён шургудар.
Балдар, эмди чыкпагар,
Эки кулагаар соок чымчыыр.



ТАНДАК КЫЗАРЫП ЖАНА БЕРДИ ДЕП...

Тандак кызарып жана берди деп,
Жанымда кайындар жажытту ыйлажат.
«Эртен биске ээжингей не?» – деп,
Көпөгөш көлдөрдин көстөри сууланат.

«Жараш тандагыс жана берди» – деп,
Кайынды кучактап, мен база унчуктым.
Жаражай көйркүйимнен айрылган чылап,
Жажымды арчып, жаныскан турдым.




КАБАГЫМДЫ ЈЕМИРЕ КӨРҮП ИЙЕЛЕ

Кабагымды јемире көрүп ийеле,
Калапту ўлгерлер кезикте чүмдеерим.
Алтай баатырлардын куйагын кийеле,
Албатыга чёрчök болуп келерим.

Сўмерлер мёнкү бöрүктерин уштып,
Кийип jýр деп меге сыйлаар.
Седен күүндү jýрүмле барзам,
Серүүн салкындар чачымды сыймаар.

Эренис санаалар энделип јоголор,
Эр кёксиме эрчим толор,
Ыраакта јылдызым könжип суркураар,
Ол тушта jýрегим менин токынаар.

1987 жыл



Насупив брови и заострив свой взгляд,
Порой мне слагать огненные стихи.
Надев на себя щит алтайского богатыря,
Народу своему обернусь я сказкой.

Если обновленной душой пойду по жизни,
То свежие ветра будут трепать мои волосы.
Тогда вершины, сняв свои шапки,
Подарят их мне, скажут: – Носи!

Тогда сомнительные думы улетят прочь,
Возмужавшую мою грудь наполнит отвага.
Вдалеке моя звезда разгорится ярче,
Только в том случае мое сердце найдет успокоенье.

Перевод Е. Стюарт

ЭНЕМ ЛЕ АДАМ

1.

Баштапкы катап адам ла энем
Jaан-Жаламанда тойдо танышкан.
Энем кеберек кыс болгон ине,
Кылык-јаны јалакай деп айдышкан.

Jaан удабай тёрөгён-туугандар
Качырып экелген Жаламаннан кысты.
Кудалар таныжып, чёочой туткандар,
Энем ётпёгён он алты јашты.

Ойын-јыргал той ёткён,
Энемди Жиремей кайны ўреткен:
– Ада-эненди бир јыл көрбөй јүрерин,
Алтай јан андый – бойын билерин.


2.

Энем ёскö јуртка келип,
Озогы јантнын катузын билип,
Кезикте каран јаныксап јүретен,
Кайнынын айлына јалтанып киретен.

Таш таштаган јерде јадар,
Кыс бала барган јуртта јадар деп,
Ол тушта алтай улус айдыжатан.
Јурты чачылып айрылышпайтан.

Алтай јантнын ээжизин билетен,
Энемнин энези атту келееткен.
Энем јанды буспаска жажынган,
Јоон тыттын кийнине јапшынган.

Энем турзагар деп, кыйгырза кайдар,
Јан ондый да – энези канайдар.




Көрбөёчи болуп ёдö берген,
Сүүген кызын түжинде көргөн.

3.

Ада-энем бала-баркалу,
Мал-аш азырап, ан-куштап, аргалу
Жаткылай берерде, жуу башталган,
Адамды ўдеп энем яшталган.


Адамнан жаңыс ла самара келген,
Анда кыскарта мынайда бичилген:
«Канду жуунан жанбас борорым,
Балдарысты чыдадып, шыралап онорын».



ЭНЕМ

Энeme келеле, жажыркабадым,
Эжигин ачып танзыркабадым.
Яныс ла кунугым шынгырап калды,
Яныс ла јүрегим систап калды.

Кокурчы болуп кокырлап отурдым,
Каткычы болуп каткырып отурдым.
Көзимде көпöгöш ай кунугат,
Энем кörüp, килеп отурат.




МАТЬ

Нет, я не важничал, вернувшись в свой аил,
Как малое дитя, не жался я к маме...
Но по-прежнему доверчив и послушен был,
Но отчего-то грустен вечерами...

Мне детства отблески издалека видны,
Родник воспомнаний вдруг проснулся...
Но те же отблески, как нежный свет луны,
В глазах у матери: ведь сын вернулся!

Перевод Ю. Магалифа, 1979 г.




ЭНЕЙИМ

Энем энир киргенде,
Энчейип нени сананат?
Элес эткен эзинге
Эрдиле нени шымырайт?

Ай тымыган Алтайынын
Амырын көрүп, алкайт па?
Атана берген уулынын
Алдында јолын алкайт па?

Араай айткан сөстöрин
Айдын Алтай угуп калт.
Алкышту ару костöрин
Ай аյыктап, туруп калт.

Эрке уулым эзен деп,
Эзеп јүрзен, энейим.
Эзенде ойто келер деп,
Эрмектензен, энейим.




Эртен тура бир күн
 Эзендиңкө жар келди.
 Элчининг кебери – түн,
 Жуу башталган – деди.
 Эр улустар белен болзын,
 Азық-түлүк арбын болзын.
 «Ада-төрөл орооныс
 Айдары јок түбекте,
 Амыр јаткан болгоныс.
 Эмди јонноң некелте –
 Колго мылтық алары,
 Ёштүни оодо согоры» – деп,
 Председатель Салам
 Жуулган улуска сös айдат.
 Ончо улус каран
 Чочып калган тургулайт.
 Кара тымық шынырайт,
 Кайда да јаш бала ыйлайт.

Амыр јаткан албаты
 Алын күнин сананды.
 Канду јууга эрлер баар,
 Катап ла тул келиндер артар,
 Щскүс-јабыс көптöör,
 Щзёк-буурды ѡртöör.


«Атанган кишини ўйдеерис,
 Амбардан аш берерис.
 Азық-түлүк белетегер,
 Албаданып иштегер».
 Салам катап куучындайт.
 Санааркап улус уккылайт.

Ай, күн карыккан,
 Тенериле от учкан.



Күнбадышта тенери
Кып ла кызыл, кедери.
– Ыйыктар түнде адыйкат – деп,
Карган улус айдыжат.


– Кара албаты кырылар,
Канду јууга кайылар,
Көстөр ыйга соолор,
Кöп улустар кородоор – деп,
Эмегендөр энирде кими режет,
Эди кишинин јими режет.



АДАМ

Адам ёштүнин калју оғынан
Кайынтын төзинде шыркалу јаткан.
«Кайран Алтайым» деп уур санаадан
Жүргеги туудынып, ачу систаган.
Сыстап оорыган канду шырказын
Эки колыла јаба туткан.
Төрөл јерин, кару билезин
Эске аларга көстөрин јумган.
Көстөрин јумгажын, чанткыр Алтайы
Элбендей берет адамнын алдында.
Сайылып, ўйтеп оорыйт шырказы –
Көрүнбей барат Алтайы адама.
Кенейте адама көрүнип келди
Ынаарга көмүлген чанткыр Алтайы,
Көрүнип келди кару билези,
Сыгындар мантаган, андаган тайгазы.
«База ла эмеш, база ла эмеш» –
Öчүп браадып, адам шымыранды.
«База ла эмеш, база...» –
Адамнын эрди кыймыктабай барды.
Адамнын ўстинде јиит кайынтын
Быјыраш бўрлери ачу шуулашкан.
Ичкери барган јуучыл најылардын
Женўлў кыйгызы ыраакта угулган.

1967 жыл




АДАМ ІУУГА АТАНАРДА

Адам јууга атанаарда,
Алтайда алтын күс болгон.
Амыр болзын деп сананарда,
Айас чанкыр күн болгон.

Алтайдын ару эзини
Адамды айланып алкаган,
Чанкыр чачын жайылтып,
Чанкыр пладыла жаныган.

Кеен Алтайдын ўстинде
Кей мызылдап туркалган.
Күн канадын күйгүзип,
Күнбадыш jaар ууланган.

Адам јууга атанаарда,
Алтайда алтын күс болгон...




КОГДА ОТЕЦ УХОДИЛ ВОЕВАТЬ

Когда отец уходил воевать,
Была на Алтае червонная осень.
Слезы, прощаясь, роняла мать.
И лес прощальные листья сбросил.

Свежий ветер алтайских гор
На подвиг отца провожал когда-то.
Вершины сияли и дальний простор
Платком голубым помахал солдату.

Перевод Е.Стюарт, 1979 г.



АДАМНЫН ЭНЧИЗИ

1.

Адамнын чечен кырлузы шыйралу,
Ээри, ўйгени мёнүн кулжалу.
Ок-тарызы јаантайын кургак,
Кем оны уурдаган, албай сурап?

Эр кижиинин энчизин, кересеес јепселин
Тоноп, шоктоп, айлын тинтиириин
Озолодо кем де билбegen, сакыбаган,
Адам ол керегинде кемге де јакыбаган.


Байла, эзен јанарым деп бодогон,
Јуу-чактын катузын орой ондогон.
Айса уулдарыма энчи болор деп сананган,
Андаган тайгаларыла јакшылажып атанган.

2.

Евстафий деп јаржак јууга барбай качкан,
Адамнын таныжы сомокту эжикти ачкан.
Айылдын ичин тоноп, чачкан, уурдаган,
Арка-тууга качкындап, туттыrbай удаган.

Јаржакка кем де кап-чут туштаган,
Качкын тайгада андап-куштаган.
Көргөн кижи адамнын мылтыгын таныган,
Јаржактан јалтанып, унчукпай тымыган.

Jaан удабай милийсе ийттерин тukурган,
Качкын јаржак истедип, туттырган.
Јууга баrала, тыны ўзилип јыгылган,
Адамнын энчизи анайып јылыйган.



АДАМ ІУУДА ЅЛҮП КАЛАРДА...

Адам іууда ѕлүп каларда,
Јенүнин байрамын кунугып уткыгам.
Кезик адалар јанып келерде,
Ырысту балдарга күйүнип ыйлагам.

Онон бері жылдар ёткён,
Ёскö ўйелер ѡрё ѡскён,
Барган адаларды баргаа баскан,
Жүректе шырканы јўрўм јаскан.

Ондый да болзо, тогус майда
Адамды мен эске аладым.
Адамнын учун чёочой тудуп,
Акту бойым кунугып турадым.



СУРУЗЫ ЈОҚ ЖУУЧЫЛДЫН СӨӨГИНИНГ ЖАНЫНДА

Сурузы јок жуучылдын
Сөөгинин жанында мен тургам.
Кара мрамор курчунын
Үстине чечектер салгам.

Жажына очпös јалбыш
Јалбырап эзин жабырган.
Кремльдин рубин чолмоны
Күйүп сёökти кор алган.


Мен жаныскан тургам.
Ичимде каран карыкчал.
Олгёндөрди санангам,
Одү сөстөр айдынгам.

Жиит жуучылга тынып,
Олтүрген фашист тонокчыл.
Онын учун тымык,
Жажын-чакка кунукчыл.

Мун сүнелер жуулып,
Жылдыстардан түжүптири.
Коркышту карыкчал туулып,
Кеберлери ўжүптири.

Жаш бойыста ёлдибис деп,
Жайнап олор ыйлажат.
Концлагерьде кўйдибис деп,
Күл кеберлү базыжат.

Сурузы јок жуучыл...
База эмеш турайын.
Жүрегимде кунукчыл,
Жашталадым туйкайын.




У МОГИЛЫ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

К могиле неизвестного солдата
Пришел я на закате.
Тишина,
Людьми оберегаемая свято,
Стояла там.
Казалось,
Вся страна
Застыла в охранении суровом
И скорбном.
Не на годы –
навсегда.

Неосторожно сказанное слово
Кощунственным казалось мне тогда.
Такого необычного момента
Не чувствовал я в жизни до сих пор.
И на могилу возле монумента
Я возложил цветы с алтайских гор.
И об отце погибшем вспомнил с болью.
И обо всех,
Кто не пришел с войны.
Глаза прижгло непрошеною солью.
Да так,
Что стали губы солоны.
... Людьми оберегаемая свято,
Как мать в беде,
Склонилась тишина
К могиле неизвестного солдата,
Который вечен,
Как моя страна.

Перевод Г. Володина, 1979 г.



НА АЛТАЕ МОЕМ, ГДЕ ЛУНА КАК СЛЕПЕЦ...

На Алтае моем, где луна как слепец,
Равнодушно глядит на высоты,
Есть места, на которых оставил отец
След во время последний охоты.

Там теперь только кедры сурово шумят
Да над ними пугливые звезды дрожат.

А когда у вершин из полуночной мглы
Проступают неясные лики,
Тщетно ищет отца по лесам амыргы,
Надрываясь в безудержном клике.

Услыхав ее голос, бегущий марал
Замирает у камня седого,
Будто он на таежной тропе увидал
Сохранившийся след зверолова.

Отец мой давно погиб на войне...

Перевод Н. Черкасова, 1979 г.

ҮЛЕГЕМ

1.

Ӧзök-буурды ээлеген
Ӧскён јерим Үлегем.
Јаш тужымды јайкаган,
Јанарчы эдип јайаган.

Күнбадышта Сологой
Күн ашканын тоологой,
Солоныый јаш тужым –
Соодоткон учужым.


Ак мёнкүлү Јанынаар,
Айткан сөзим јанылар.
Кичинек тужымды экчеген,
Кинчек этпе деп кичееген.

2.

Түн ле кирзе түженип,
Түш јеримде иженип,
Jүрген јерим Үлегем
Jүрүмге мени ўдеген.

Јаш тужымнын јанары
Јаныланган тууларга.
Үлгер чүмдеп танаары
Үргүлёткем сууларга.

Үлегем суунын табыжын
Үспей уксан – кайкадар.
Карануй түнде сагыжын
Кандый ла ўнге јайкадар.



3.

Уулчак тужымнын јылдары
Уча берген қуулардый.
Чечек ёскён жайлары
Чек жиргилжин туулардый.

Жумунып иизем көрүнер,
Көк ынаарга көмүлер.
Күүн-санаамды јылыдар,
Көзимди ачсам јылыйар.

Күүнин солоны кеелеген
Үлгерчи эдим, Ўлегем.
Энемди сүўп килегем,
Эрке ўлгер чўмдегем.

4.


Ўлегем ёзёктин қырлары –
Јүрегимнин жажу қылдары.
Табарзан ачу эс алынар,
Бараксан тужым қылышнар.

Ырысты, түбекти ол көргөн,
Ыйлап, каткырып көорөгөн.
Адамнан аскан ёйлөрим,
Ачуумды айдып ўлеерим.

Жаш тужымда көстөрдөн
Жаш сызылткан јуу-чак.
Түжүмдү алтын күстерди
Түженген эдим мен уулчак.

5.

Чике-Таман ажузын
Эске алзам, ачузын.
Энемнинг көргөн шыразын,
Эм айтпайын – ыразын.




Канча јылдын бажында
Катап келдим, Ўлегем.
Сени сүйдим жақына,
Сергидип мени жас дегем.

Јаш тужымның ырызы –
Ўлегемди сүүген сызы
Энемнин эрке көзинде,
Эмдигенче көксимде.

КҮПЧЕГЕНДЕ

Күпчегенде
Жаркын,
Ай.
Күзўниге
Күүним аай.
Айдын жаркыны...
Комыстын ўни...
Айдын салкыны –
Алтын күүним.
Ак сындар,
Айдын мёнкүлер,
Кырлар, суулар,
Мызылдашкан ыйыктар.
Чанкыр жаркынга кумынган
Улустар
Мёнкүликле танышкан.
Күпчегенде
Жаркын, ай.
Жаркын толкуланат
Салкын аай.

1968 йыл




Сыйным Нинага

Жиилектердин көбизин!
Баскан кижи тайкылар.
Мени терзин, мени көрзин
Деп тургандый кызарар.

Көргөн болzon, jaанын!
Кыстар болзо jaагын
Кызарта жиилекле будуп алар,
Кайа көрүп, тартынып жанар.

Жиилектер божотпой тургандый,
Там ла көптөп көрүнер.
Эдекке де терип алгадый,
Чокчойгон кёнёктөн тögүлер.

2001 жыл



ДОНДОЛОНДЫЙ ЧЕЧЕГИН СЫЙЛААРЫМ

Сыйным Нинага

Жодро, Жодро – кичинек јурт,
Жолын сенинг мында токтогон.
– Сыйнычагым, ме – курут:
Бала тужым коробогон.

Сен шулмузак, сыйнычак,
Канайып кожо ойнойтон эдис,
Ол ёйлөрис ыраак-ыраак,
Эмди улустар эмдейдис.


Эмди сенинг колын эптү,
Айткан сөзин сенинг эмдү.
А менинг јүргимде эреен, –
Санаама качан бир јеткей нем?

Кару сыйнычак, кандый јадырын?
Карган энебис кандый јадыры?
Жозлой акан айылдайт па?
Сен ого, сыйнычак, ачынба.

Бис сенинг кару акаларыс,
Керек болзо, алаканыска саларыс.
Керектерин бүдүп јүрзин,
Ижемжин сени баштап јүрзин.

Жодролор кёдүре чечектеер тушта
Качан бир айлына кирип баарым,
Ол тужында мен сеге
Дондолов чечегин сыйлаарым.

1974 жыл



ПИСЬМО СЕСТРЕ

В твоем селе черемухи цветут,
И мир весенний широко распахнут,
Ты помнишь ли, как в детстве пах курут?
Он так теперь давно уже не пахнет.

Была ты словно ветер – озорник
Во время наших детских состязаний.
Те годы отзвенели, как родник,
Ты врач теперь, и в том твое призванье.


Твоя рука нежна и глаз остер,
Ты скальпелем и словом исцеляешь,
А я вплаку у строчек до сих пор,
И ты об этом, видимо, не знаешь.

Как ты живешь? Как мама? Не скрывай.
Мне кажется, что вечность вас не видел.
Бывает ли братишко Язулай?
Ты на него, прошу, не будь в обиде.

Ведь мы с ним – братья старшие твои,
И если что случится вдруг с тобою,
Ты беды и невзгоды не тай,
Мы их поделим с братом меж собою.

Когда у вас черемуха в зарю
Осыпает цвет дурманяще-истомный,
Я привезу тебе и подарю
Цветок, который детство нам напомнит.

Перевод Н. Черкасова, 1979 г.



АКАМ ЈОЗЛАЙГА

Акамла кожо кузуктаганыс,
Акам мөштөн јыгылган.
Будак сайган јерди танганаис,
Карын буды сынбаган.

Бир күш ёткёнгөн: «Joo-joo-joo» – деп,
Тангарыста эткен: «Тын-тын-тын» – деп.
Күшты угуп каткырганыс,
Күүнибисти јарытканыс.

Аксак куру јанганаис,
Айлыбыска једип айтканыс.
Сыйным угуп јоологон,
Бис экўни ондогон.


2001 жыл

Кара-Тытта кузуктап мен аскам,
Жердин аайын таппай баскам.
Айуның богын таныгам,
Коркышту ла коркыгам.

Түн кирерде, өзөккө түшкем,
Күйген тыттың көндөйине киргем.
Көзимди жумуп уйуктагам,
Ичимде каран туйуксынгам.

Кенейте кижинин ўни угылган,
Күн тийип, тантарыган.
Көрзөм, атту улус турган,
Мени килеп учкаштырган.

2001 жыл



МИШЕК

Жуунын кийнинде энебис биске
Эликтиң чаабындый ўни эдиске
Кара көстү қарындаш сыйлаган,
Мишек деп уулчак кабайда ыйлаган.

Бир жашту Мишекти бис
Үйуктадала, сомоктоп койотон эдибис.
Энебис каанда жайгы жаланда,
Бистер жыланаш суунын жанында.


Энирде келзебис, кичинегеш Мишек
(Онын шыралап ѡскёнин не deer!)
Бозогонын жанында ыйлап турар,
Талкан, сүт, курут сураар.

Баланын ыйын токтодып, мекелеп,
Энебис келгенче ойнодып килеп,
Калганчы сүтти ого уратаныс,
Бойлорыс куру көрүп туратаныс.

Кезикте талкан урган баштыктын түбин
Кактап ийзен, койу күкпүн
Боро чейдемнин ўстине төгүлөр,
Мишек ичиp, тёжине төгүнер.

Курут јокто боро таш берзебис,
Ыйына чыдашпай кучактанып јүрзебис,
Мишек ташты туура чачатан,
Ыйлап, кёнкөрө јыгылып калатан.

Энебис иштен орой келер,
Бригадага ўлеген аарчы экелер.
Боюы тойо ажанбас, куру,
Эненин јүрүми јенил эмес туру.



СҮҮГЕН ЧЕЧЕК

Айлымда менинг кызыл розанын
Чечеги айдында жайылып калды.
Эртен тура көзимди ачала,
Көрүп ийдим кызыл кайкалды.

Роза чечектеп келген тужында
Күүним жарып, сыным ёнгилет.
Узун чичке төстин бажында
Кыпту роза жарашибилет.


Сенин жаражынды, сүүген чечек,
Жебреннен бери поэттер мактаган.
Сүрлү жарашибилет бичилген,
Сүүшкендер сени жаңына алкаган.

Эмди сен менинг айлымда
Эрке чечегеш чечектеп жадырын.
Мен сени сүүп, кичееп турадым,
Сен жаныс ла чечекте, көйркүйек.

Ак-жарыкта күннин алдында
Сенен жарашибилет чечек јок.
Чечекте, роза, менинг айлымда
Тышкары кыш, тышкары соок.

Кеен-жарашибилет сүринди мен
Үлгерлеп, кайкап, мактап салайын.
Ичимде көп санаалар сананып,
Жанына отурып, амырап алайын.

1980 жыл




СҮҮШ ЈОК БОЛЗО

Сүүш јок болзо, ўлгерлер чүмделбес,
Сүрлү јараш сөстөр түжелбес.
Санаа-шүүлте эптү айдылбас,
Коп угаачы оостор ачылза јабылбас.

Чечектерди ол тушта кемге сыйлаар?
Сакылта јүректе кайылып јылыйар.
Карузыш јок көстөрдө оттор ойнобос.
Уул кысты талдабас, кыс кемге де мойнобос.

Јүрек тегин болчок эт болор,
Акча-јоёжө эн кереес деп бодолор.
Очокто оттор јылышып камылбас,
Јүрүмнин учуры кубулып танылбас.

Амадап, јүткүп кем де јүрбес,
Сүүш учун кем де ёлбөс,
Сүүш керегинде кожондор угулбас,
Јүректи ёйкөп не де томылбас.



СҮҮШ

Сүүш дегени не?
Билереер бе, улустар?
Сүүш обоодо ийне,
Бедрезеер, табараар.

Табылган кийнинде ол
Эржинедий неме.
Сүүген кижиге јол
Жүрүмде ачык ийне.


Озо баштап уул
Бир кысты ајаарар.
Удабай «jalchy kул»
Ого болуп калар.

Киного оны апаар,
Ресторанга кычырар.
Жүзүн немелер сыйлаар,
Жүзи-бажын сыймаар.

Энирде экү окчожор,
Экү бойын јоктохор.
Айдын түнде шымыражар,
Айрылышса ыйлажар.

Сүүш jaан ырыс,
Сан башка кумыс.
Ичсен, ичер күүнин келер,
Кöрзөн, көрөп күүнин келер.


Сүүшке кижи бир јолыгар,
Жүрүмде ырысту болыгар.
Jaанай берзегер, онып баштаар.
Jakшы эжеер болуп калар.



Кезик улус карыганча
Сүүжин сүрекей кереестейт.
Алдын ай-күн јарытканча
Сүүжи онын элебейт.

Жүрүмди сүўп өдёр керек,
Сүүштин кебери мун кубулган.
Жүрүмде сүўп жүрер керек,
Кижи сүўрге туулган.


Жүргегерге карузыш толор,
Күүнер слердин ару болор.
Сүўп жүригер, улустар,
Каргандар, юнитер, кыстар.



ТЕЛЕНИТ

Сен, кёёркийим, теленит,
Мен дезе алтай.
Мандайында менинди
Туку качан мен айтпай.
Чолушманды, Алтын-Кёлди,
Чыккан јеринди мактайым.
Чолушманды мен кёрдим,
Јериннин јаражын кайкайдым.
Туулы, бел, чортондорды
Чолушман суунан мен туткам.
Јараш теленит кожондорды
Јүрегим менин јараткан.
Сен, кёёркийим, теленит,
Ол түнэй ок алтай.
Јүрегиме сен менин
Алтайдан Алтай.

1969 жыл



ПИСЬМО БИЧИЗЕН, КЁОРКИЙИМ

Сен меге письмо бичизен, кёёркийим,
Мен сеге бийик күйүндү ле
Эрке сүүштү келерим,
Ырысту ла јаркынду келерим,
Чөлдөрдин јайымын экелерим,
Кырлардын ару чалынын экелерим.

Сен меге письмо бичибезен, кёёркийим,
Мен Кызыл күүк болуп уча берерим.

Jaстар сайын Алтайима келип,

Жажыл агаштарда кунукчылду эдерим...

Күмүш кырлардан бичизен, көркүйим,
Күннин јаркынынан көрүнзен.


көөркийм.

Мен сени – эрке сүйжимди.

Санайдым, көөркүйим.

Сакыйдым, көркүйим!

1964 јул




НАПИШИ МНЕ, МИЛАЯ...

Почему ты, милая, не пишешь?
Получить письмо твое хочу.
Каждый день я жду его,
ты слышишь?
И тогда на крыльях прилечу
Я к тебе со светлою душою,
С нежною любовью
и с собою
Принесу тебе степей простор,
Россыпь рос с высоких синих гор.

Если ж не напишешь, дорогая,
Превращусь в кукушку от тоски.
Каждою весною прилетая
В наши горы,
Буду у реки,
Звать тебя с березовой опушки
Одиночим голосом кукушки.
С горных круч родимого Алтая
Напиши мне, милая, скорей.
Покажись мне, душу согревая,
Соткана из солнечных лучей.
А не то я, став кукушкой скоро,
Сам к тебе примчусь в родные горы.

Перевод Е. Стиюарт, 1979 г.



КӨӨРКИЙИМ

(Кожон)

Күүзи Ногон Шумаровтын

Кара көстү көёркийге
Карузып јўрер күүним бар.
Кара мендў көёркийге
Карузып айдар сўзим бар.

Кёктамандый сўўжинди
Сыйлап берзен, көёркийим.
Эржине кара менинди
Сыйлазан, ундыбай јўрейин.

Ырысту чангкыр энирде
Ырызым бадыrbай ыйлайын.
Ышту ыраак талада
Ырымдап сени сакыйын.

1964 жыл

КУУЛГАЗЫНДУ КÖРҮЛЕР

Куулгазынду көрүлер көрөргө
Кöзимди јумуп ийдим.
Jүрүмимди катап öдөргө
Jүректин кылына тийдим.


Көрзөм, алдымда јиит кыс,
Ыраактан меге удура келеет.
Бастыра бойы ару ырыс,
Чечектер ўзўп энилет.

Ак платьелю, кара мендю
Jиргилжинди алдымда турат.
Каткым менин эмдю деп,
Каткырат, каткырат, каткырат.

- Jakшы ба, кайран јиит тужым?
Ол унчукпай удура көрöt.
- Jажына сени ундыбас турум,
Ол тулунын алып öрöt.
- Jаныс сости айдып ийзен,
Jаркын болуп јолыма тийзен.
Jиит кыс колын берет.
- Салымым сенин – деп кимиренет.

Мандайында кара менин
Сыймап турзам, тёмён көрöt.
Ак платьезинин ару јенин
Тудуп колын кёдүрет.

Көрзөм, колында ак чечек,
Сүрекей јараш ак чечек,
Aраайынан кожондойт.
Alкыш айдып кородойт.



– Баатыр уулга барааткан,
Бараксан кайран кёёркий – дейт.
Jүрүмин јенил болбос – дейт,
Jүрегим менин сезет – дейт.

– Жажына ба?
– Жажына.
Уул кысты кучактап,
Узак, узак окшоды.
Ак чечегеш кенейте
Кызычак болуп кубулды.

– Сен кемнин кызычагы?
– Слердин.
– Сен кемнин чечегежи?
– Јердин.


– Карындажын кайда?
– Та.
– Айса болзо, айда?
– Анда.

– Кыйгырзан, түшсин.
– Ау-у-у! Аза-а-ан! Тү-ү-үш!
(Кычыраачылар шүүшсин бу не түш).

Көрзём, кичинек уулчак
Алдымалар менин туралы.
Көстөри шулмус, карачак,
Jүрегим менин серт...

Жиит кыстын кебери
Көзимнин алдына кубулды.
Бу ла көрзём, алдымда
Менин эжим турды.

2000 жыл



ОНОН БЕРИ ОН ЙЫЛ ёТТИ

Онон бери он јыл ётти,
Он јыл ётти, кару кёёркийим.
Канча јылдар бурылбай ётти,
Бурылбай ётти, кару кёёркийим.

Ол тужында јиит болгоныс,
Мен сени алып той эткем.
Болчок тураннын ўстинде конгоныс,
Мен сени сүўп эркелеткем.

Он јылга Улаганда јадарыс деп,
Ол тушта экү бодогон бедис.
Үредүни божодоло, јанарыс деп,
Jaантайын иженип, сананган эдибис.


Он јылга не болбогон?
Омок ёйибис ёдүп калды.
Эмди бисти биле колбогон,
Поэзия мени олжолоп алды.

Эки баланын энези болдын,
Ижин сенинг јенил эмес.
Jүргиме менинг кунукчыл толды,
Jүргиме менинг сен кереес.

Эмди де кёп јылдар ёдёр,
Jүрүмис бистин коштой ёдёр.
Балдарыбыс јаанап калар,
Бажыбыс бистин кажайар.

Сеге кезикте јенил эмес,
Седен ле jүр, кару кёёркийим.
Кайран јылдар элес, элес...
Карузып jүр, кёёркийим.

1976 јыл



КЕБЕРКЕК ІАРАЖЫН ОНУП БАРАТ


Кеберкек јаражын онуп барат.
Јаш тужыбыс там ла ырайт.
Алын ѡолыбыс астап ла јат.
Ашкан ажуларыс көптөп лө јат.

Эрке эжим меге килейт.
Амыр отурагын көөркүйим билбейт.
Тан эртеннен энир киргенче
Элбендеп айылышында иштенгенче.

Түүнет, кёктөнёт, јалакай, ус,
Мактайт оны таныш улус.
Ижинде кичеенип ады чыккан,
Албаты оны јакшы айткан.

Јүрүмди јажына коштой ёткөнис,
Ырысты, түбекти ўлежип јүргенис,
Ол јерге барзабыс, кожо болорыс,
Эзен јүрзебис, коштой конорыс.

2002 жыл



ТА КАЙДА ДА КАБАЙДА

Та кайда да кабайда
Бала уйуктап түженет.
Энезинин эмчегин эмерге
Эрдин чёйип тимирейт.


Онын болчок јаагында
Жүрүмнин јулугы тыңыскыйт.
Ол кабайдын јанында
Кандый да улу улустар
Улуузын ундып салгылайт.

...Та кайда да кабайда
Јаш бала уйуктайт.
Та кайда да карануйда
Ракеталар тургулайт.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Пусть твоя дорога будет
Вечно светлой, мой балам.
Ты найдешь, я верю, счастье, –
Побыстрей рости, балам.
Ждут тебя дела большие
Впереди, пойми, балам.
Должен быть ты, как подснежник,
Очень нежным,
Мой балам.
Должен быть, как беркут горный,
Смелым, гордым,
Мой балам.
Материнской добротою я хочу тебе
добра,
Я тебе желаю счастья сердцем матери,
балам.
Обойди весь мир, сынок мой,
Но и там
Не забудь родные горы, мой балам.

Перевод Е. Стюарт, 1979 г.




БАЛА-БАРКАБЫС ЭЗЕН ІҮРГЕЙ

Бала-баркабыс эзен жүргей,
Жүрзин жүрүмде түбек билбей.
Айыл-жұртында амыр ла жаткай,
Албатыда жакшы ады арткай.

Аржана, Азан – атташ балдарыс,
Көстөринде ойнойт омок ырыс.
Балдарымның балдары бешке жетти,
Улдак, жаанак, тайдак дешти.

Балдарлу кижиғе кандай жакшы,
Жер-телекей олорго тапчы.
Кееркемжилү кебери бистин ырызыс,
Ойноп ыйлашса, керес сызыбыс.

2002 жыл



Менинг кызым, Аржана,
Ылгый бештерге ўренет.
Күнүн ле меге кол салдырып,
Ижемжилүү сүгүнет.


Көзине көрзөн, ап-ару,
Адазына сүрекей кару.
Кызыл кыйра чачында,
Улай ла менин жанымда.

Четверттынг учында бештерин
Түжине тоолоп отурат.
Тöрт алганда жашталып,
Жаш бойында кунугат.

Тетрадьтары ару-ару,
Jaстыралар сүрекей ас.
Күзүничектий ўни ару,
Уксам, кёксиме эбелер жас.

Аржана деп оны
Таайы Каан адаган.
Жанып келеле, кожонын
Узак отурып тындаган.

Улаганда эмди
Он Аржана бар.
Аржана деп эркемди
Кöргөн улус жарадар.



ЖҮРҮМНИН СУДАЗЫ


Ак-ярыкка туулганнын бери
Алаканыма салып ёскүргем.
Жүрүмде санааркап жүргенде,
Каран карузып ўшкүргем.

Жаш тужында кабайды
Жайкап, кожондоп туратам.
Жанты чыккан ак айды
Жангарла деп сурайтам.

Согонодый сок жаныс
Кызым бар деп соодойтом.
Баштактанзан, ўн кыныс
Айтпай сени ондойтом.

Кызыл кыйра жайылган
Кара чачын ёрётём.
Балам кандый jaанаган!
Каран ырыстыу жүретем.

Аданын сөзин эм укпай
Акыр, кайттын, сен кызым?
Жолынды кем туйуктайт?
Уйкум келбейт, ырызым.



БАШТАПКЫ СҮҮЖИНДИ АРУ ТУТ, БАЛАМ

Баштапкы сүүш баштапкы ўлгердий деп,
Мен, поэт кижи, јаны ла билдим.
Кызым ыраак городко ўренип,
Сала берерде, оны киледим.


Алдында кызым – айас тенери,
Ачык-јарык, омок куучынду.
Эмди көрзөм, кубулган кебери,
Чырайы боро, кунукчылду.

Уулдын сүүжи тögүндү, чынду.
Кезикте кутус сырым бар.
Кыстын сүүжи жажытту, кыйынду,
Јаныс ла карандыра ѡртöп туар.

Баштапкы сүүш – роза чечектий,
Жүрекке кадалып, сзыын божодор.
Туйка сүүш жүректи кинчектеп,
Кубулгазын кунукчыл кожондый бодолор.

Балам, сенин сүүжин ондый,
Ол ундылбас, керес, ару.
Жайналган сырымду алтай кожондый
Сүүжин менин жүргегиме агару.

Үлгерлер бичип, иштеп жүреле,
Кенейте жүргегим шыркалатты.
Кызымнын сүүжи, кызымнын көстöри
Кörнöдий öртöп санааркатты.



УУЛЧАГЫМ УЙУКТАЙТ

Баштак уулымның түмчугы сыйыктап,
Бараксан нени түженет не?
Адалу, энелү айлында уйуктап,
Айландыра жүрүмге сүүнет не?

Түжиле жүгүрген буттары амырап,
Уулчагым терен уйуктait ошкош.
Арыган балтырлары араайын жымырап,
Öзүнир жулукла толот ошкош.

Омок уллчактар биригип јуулышкан,
Ойынчык автоматту јуулашкан.
«Кайучы» болгон, каткырып ойногон,
«Немис» болорынан уулчагым
мойногон.

«Атакага» баарда, ура-а деп
кыйгырган,
Алдында тёнөзөккө индигип
сыйрылган.
Öрө турган ёштүни кырган,
Энирде айлына аштап жанган.

Энези барда эркелетпей канайтсын,
Адазы барда алкышту болбайсын.
Је мен адамды качан да көрбөгөм,
Адам бойының салымыла юлбөгөн.


УЛАГАНДА КАРУ УУЛЫМ БАР

Улаганда кару уулым бар,
Ижи кату, канайдар.
Жамандаган да кижи бар,
Мактаган да улустар.

Эр кемине јет калган,
Уулым көп кычырган.
Телекейлик бичиичилерди
Тегине кычырып јүрүм деди.

Ачу ашты астан амза,
Айса албатынга једер тузан.
Нёкөрлөринг сенинг көп,
Төрөгөндөринг байлу, төп.

2001 жыл



БАЛДАРЫМ БУТКА ТУР КАЛДЫ

Балдарым бутка тур калды,
Бажым буурайып барады.
Билимнин докторы болды кызым,
Ончолоры омок ырызым.

Адагар ары талага
Атана берзе, ыйлашпагар.
Энегерди эмдеп, килеп,
Эжигерден ыратпагар.

Энегер эрке, слерге кару,
Ак санаазы астабас, ару.
Je мен, адагар, ўлгерчи,
Жонго кеендикитى үлеечи.

2001 жыл

ОНОН БЕРИ ЛИРМЕ ЫЛ ёТТИ

Онон бери јирме ўыл ётти,
Жүрүм мени неге ле ўретти.
Сеге де кезикте јенил эмес болгон,
Ол ѡйлёрп ёдўп, ырап јоголгон.

Эмди бис эр кемине јеткен
Эмчи бойысты јеткер кезеткен.
Ченемели јаан тузалу улус,
Жажина нёкёр болотон турас.

Азыраган балдарыс ёзўп чыдады,
Санаалар бичип, сабарларым чылады.
Жайалталар кёдўрер кајыкчыл чыкпады,
Жалтанып, јарамзып, јастыра-мыстыра ылгады.

2000 жыл

АГУНА

Агуна деп экем бар,

Эки јаагы бошпок.

Öрө özüp, ол јаанаар,

Балам шулмус, баштак.

Алакандап ийзен,

Быштак сыгып ёөркөөр.

Алып колына эркелетсен,

Шулурты јүргинди ёйкөөр.

Агуна, ару алтай ат,

Агуна баштак алтайак.

Сен тур талтайа,

Бир алтамды алтайла.


Тааданын тилиле

Тадыра сен куучында.

Эненнинг эрке тилинде

Эржине бары чын, балам.

1998 жыл



ЧЕЙНЕШ ЛЕ АЙЧЕЧЕК


Чейнеш ле Айчечек,
Кылыш-яны топ, чек.
Игистерге түнгей,
Кардын балдар эмей.

Кош-Агашта тайназы,
Кожондоп берер тайдазы.
Балдарга олор кару,
Балазак күүни ару.

Чейнештин чечеркегин
Чек ле кижи кайкаар.
Айчечектин ару-чегин
Ада-энези мактаар.

Ажанза, ашты ўлежер,
Эш тартынып темежер.
Кандый нак балдар,
Көрзөн, јүргин сыстаар.

1996 йыл



АЙАН

Айан деп уулчак
Көстөри карачак.
Балтыр-кежик бала,
Чыдамкай јаштан ала.

Эненин эркези,
Аданын кереези.
Улдазынын уулы,
Jaаназы кулы.

Айылдын ичин тибирет,
Адазы оны кизирейт.
Айан быштак сыгат,
Каймак, пелмен тыгат.

Jaактарын бошпойто
Jaаназы азыраган.
Улаган jaар ойто
Jанбазым деп ыйлаган.

Jаш бала сескир,
Jүргеги белгечи.
Jүргиме кару эмтири,
Jүрүмиме јомёочи.


1999 жыл

КАРАН КОШЕВ

Агару, ару санаанын арјанда
Жүрүмге жүткүген жүрек согулат.
Ал санаазы Алтай јеринде
Шанкай деп кожоны жүрегиме томулат.

Куркун канады онын тыныйт,
Көк айаска көмүлип шунуйт.
Отыгынан онын от чагылат,
Анылу санаазы албатыга жайылат.

Амаду бийикте, бийикте, бийикте,
Ого жедерге жайлата табылар.
Эки иштин ортозына ийиктел,
Ол тушта жүрегинге от камылар.




КАРУ НЁКЁРИМ ИГНАТ ОРТОНУЛОВКО

Жайлазы жаан керсү јурукчы
Кырларды жаныландыра јурап салган.
Ак мёнкүлү Алтайында јорыкчы
Албатызынын тёп кылыгын алган.

Менин кеберимди келер ёйгө
Кепке баскандый кем сыйлаган?
Ар-бүткенниң жүзүн будугын
Жүргинде кереестеп кем ылгаган?

Жалакай кылыкту јерлеш нёкёрим
Жайғы жалқыннан от алган эмей.
Катқылу көстөринде, кабагынын учында
Жайлтанын чийүзи бар – жүректерди

сергиткей.




ДОРОГОМУ ДРУГУ ИГНАТУ ОРТОНУЛОВУ

С ярким дарованием самобытный художник,
В полотнах его горы в хрустальном звоне
представились.
В горах Алтая неустанный путешественник,
Наследовал у своего народа скромность и доброту.

Кто подарил поколениям мой облик?
Воссоздав меня как живую плоть.
Кто тонко подмечал краски у природы?
И больше всего ими дорожил?

С приветливым характером мой земляк и друг
У летней молнии взял огонь дарования.
В улыбчивых глазах, в разлете бровей
Есть скрытая черта одаренности, пусть полотнами
Обновляет наши души.

Перевод Н. Черкасова




МАДЫШЕВ ПЕТР СЕМЕНОВИЧКЕ

Эх, Петр Семенович,
Эзен јүрзегер кайдар!
Мадышевти Балыкчыда
Бастыра улус тооп, мактаар.

Кандый кару кижи эт,
Јүрүмнен эрте јўре берт.
Алты балазынын ырызын
Жетире көрбögön, ачузын!

Балыкчыга барала,
Јолыккан болзом кайдарым.
Балдарынын балдарына
Туштаарга, байла, баарым.

2001 жыл



НАЫЛЫКТЫН ЧЕЧЕГИ

Алушкин Петр Мёнкүллеевичке

Эң керсү нöкөрим, эзен бе, Паштан,
Күлümjingdi жажыrbай бери баштан.
Жаштан ала кожо öскönis,
Нöкөрликтин чечегин ўлежип ўскенис.

Санаана кирет пе баштапкы катап
Поездке отурып, Барнаул барганыс.
Ийделю паровоз ачу бустап,
Ичкери баарда, кöзнöктöн кöргöнис.


Орус чöлдöрдин элбегин кайкап,
Jüregiste unaачынын кожоны эбелген.
Барнаулла танышып, Обьты кайкап,
Экилебиске энебистин эрмеги эзелген.

2000 жыл

АЛМАДАКОВ НИКОЛАЙ БОЛЧОЕВИЧКЕ

Атраш, Атраш Алмадак
Эмчи бойы балазак.
Иијин, иијин баламды деп,
Сүўп јўрет балдарды эмдеп.
Тўни-тўжи иштегенигер,
Ооруларды јазып билгенигер.
Jakши сости укканыгар,
Ўлгеримди угуп кунукканыгар.

Ак-ярыкка удаган јўригер,
Jаш ўйени эмдеп кичеегер.
Бала-баркагардын ырызын кёригер,
Айлымды кыйбай кирип јўригер.



ЭКИ ИШ ИШТЕП ІҮРҮМ


Эки иш иштеп жүрүм,
Öй меге једишпейт.
Эки койонло сүрүжип турум,
Шылтактанаарга келишпейт.

Эки јанынан арбыш јийдим.
Öчёжип, öштöжип билбезим.
Öштöдип те турзам, меге кидим
Иштенер керек, тийбезим.

Эки ишке жүлтексиреп те жүрзем,
Ырысты жүрүмде кöп көргöм.
Ыраакта Улаганда астыгып та жүрзем,
Үлгөрчи адымды түжүрбегем.

Кöрөрдö лö ондый жүрүм кыска,
Аңылу жолымнан айрылбазым.
Жүргим ачык кеен сыска,
Андыды деп ачынбазым.

Эки ишти иштеп жүрүм,
Öй меге сүрекей керес.
Эки койонло сүрүжип турум.
Койондор элес, мен элес.



НЕНИ ДЕ САНАНБАЙ УЙУКТАЙЫН

Нени де сананбай уйуктайдын,
Акыр, эмеш амырайдын.
Эмчинин сөзин угайдын,
Оору-жоболды ундыйдын.

Жүске жетире тоолоорым,
Уйкум келер болор бо?
Тоолодым ла тоолодым,
Уйуктап болбой конор бо?

Орыннан тура жүгүрдим,
Отты ойто күйдүрдим.
Жүргегимди ўлгер күйбүретти,
Онойып уйку јок түнötти.


2001 жыл

Давно минувшие дела и события,
Кто во мне оживляя, воссоздает?
Когда ночью ложусь я в постель,
Что меня заставляет соскакивать с неё?

Всю жизнь за столом с ручкой в руке,
Кто меня принуждает работать, не жалея себя.
С утра до ночи или ночью до утра
Погружаясь в думы, я вижу виденья.

Мои думы, как перелетные птицы,
Днем и ночью кружатся над планетой Земля.
Всю жизнь мне не давая покоя,
В вечном поиске беспокойно бьется сердце мое.

Перевод Е. Стюарт




МЕНИНГ ИЖИМ

Көрүмжилүү кырларга
Көрө тандар көрөдим.
Алдындағы жылдарға
Ала тандак чойёдим.

Кара-кара көстөрдинг
Кирбиктери ачылат.
Анан алтай сөстөргө
Арбын шүүлте табылат.

Ай-Түнүке баатырдын
Ай саадагына амадайдым.
Чынгый чынду сөстөргө
Чылабас канаттар сулайдым.




МОЯ РАБОТА

На горы я смотрю родные,
Мечтаю о грядущем их.
Где я найду слова такие,
Чтоб ярче был о них мой стих?

Ресницы черных глаз любимой
Лишь приоткроются едва,
И всё, что мне необходимо,
В них нахожу я все слова.

И я хотел бы быть при этом,
Как богатырь Ай-Тунюке,
Чтоб стих, как меткий лук поэта,
Послушен был моей руке,
Чтоб он родные горы славил,
И след в людской душе оставил.

Перевод Е. Стюарт, 1979 г.



АК ХАЛАДЫМ


Ак халадым, сени кийгемде,
Ару јенил боло бередим.
Алтайымның ўстине күн тийгендий,
Алкыш сөстөр айдарга күүнзейдим.

Ак халадым, сени кийгемде,
Күн кеберимди тартынып ииедим,
Жоболго бастырган кижинин көзине
Күничек болуп, байла, тийедим.

Ак халадым, сени кийгемде,
Агару деп сөстин учурын биледим.
Кижинин jaан түбегин билгемде,
Jaажына улустан јажынып јүредим.

Ак халадымның ары јанында
Албатыга, ар-бүткенге jaан сүүш.
Тамырымда аккан кызыл канымды
Кысканбай ўлейтен агару сүүш.

Ак халат, сенин учурынды билерим,
Албатыга тузалу болуп јўрерим.
Арудан ару бол, ак халадым,
Jўрўмде сен менин канадым.



БЕЛЫЙ ХАЛАТ

Когда халат я белый надеваю,
То становлюсь добреи и светлей,
Как будто всходит солнца диск, сверкая,
Не на востоке, а в груди моей.


Когда халат я белый надеваю,
То принимаю облик мудреца
И часто пациентам заменяю
Товарища, и брата, и отца.

Когда халат я белый надеваю,
То самый безнадежнейший больной
И тот с волненьем чуда ожидает,
Как будто я не доктор, а святой.

Я под халатом к существу лелею
Земную, неподдельную любовь,
И если надо, собственную кровь
Я даже для врага не пожалею.

Халат мой белый, суть твоя понятна,
Служи во имя радости людей.
Пусть на тебе никто не сыщет пятна,
Равно как и на совести моей.

Перевод Н. Черкасова, 1979 г.




БАШ ВРАЧ ТА БОЛУП ИШТЕГЕМ

Баш врач та болуп иштегем,
Аракыны ол тушта ичпегем.
Янды эмчилик те туткам,
Николай Штанаков болушкан.

Бир жыл яныскан албадангам,
Арбанакова каладёён кёчкөн.
Үлгерлер бичириин ундыгам,
Жүргегимде от очкөн.

Кезикте мен ястыргам...
Бертикти де яс тургам.
Же мен нени этпегем?
Жүрөм мени ўреткен.



КИЖИГЕ КАРШУУНДЫ ЛЕТИРБЕ

1.

– Кижиге каршуунды ятирбе – деген
Гиппократтын сөстöрин кем билбес.
Мен оору улусты кöп эмдегем,
Je бу сöс эмчилерге эн керек.

Жебрен врачтын сөстöри кычыру,
Эмчи эмдеер, язар учурлу.
Эм болушпаза, сöслö јомö,
Оору кижиге кöрбö кöмö.

Жалакай, билгирлү, кижизек болzon,
Эмдеген кижине күч ятпес jobol.
Öлötön салымду кижини ондозон,
Jүргин сыстаар – сеге бўдет ол.

2.

Ачык-ярык күүнингле улусты јылыт,
Албаты ортозында астаар сыгыт.
Олум – сенинг ёштүүн кöп катап јендиртер,
Эненди апарып, күчтүзин билдиртер.

Эмчи јастырза, коромјы болор,
Jүргине ачу корон толор.
Санааркап, карыгып, бурузын алынар,
Каруузына туруп сёzin айданар.

Оору кижиге јакши сöс айтсан,
Ижемji, сүümji jүргин эргизер.
Je ёлüp јаткан кижини аргадап алзан,
Айткан алкыжы санаанды сергидер.

3.

Эмчи кижи аярынкай, киленкей,
Акту бойы ижинде кичеенкей.

Улустын комудалын јўрегине салар,
Ооруны эмдеп, марын алар.

Оорунын јеткерин озолодо сеспезе,
Эмдерле эмдеп ёйинде јаспаза,
Эмчинин јаман ады чыгар,
Улустын ыйлу каргыжы чыгар.

– Йыландый ойгор, сагышту бол,
Билгиридин айагынан сүме сус.
Јебрен врачтардын сөстöри ол,
Ундызан, јўрегине тögüler тус.

4.

Үредёни божодоло, черт алынган,
Јўрўмимди улуска учурлаарым деп айдинган.
Оорула тартыжып, јўрўмин кыскарап,
Тузалу кижи деп албаты кысканар.

Тўни-тўжиле каруулда турарын,
Бойыма деп сости ундып саларын.
Уйку юк тўндер кўп болор,
Кўксине кунукчылду санаа толор.

Олўмди јўрўмде кўп кўрорин,
Jaстырзан – санааркап, карыгып јўрерин.
Je мен бир сös айдайын деп јонго:
«Вита бревис арс лонга»*

* Јўрўм кыска, искусство мёнкўлик (канату латын сös).


УЛАГАННЫН АЖУЗЫН

Улаганнын ажузын
Орус, алтай байлаган.
Ыраак јок мёнкү түүзы,
Мөштöри шуулап кайлаган.

Анчада ла кёлүктүлер
Ажуда токтоп амыраган.
Түбекти кыйарым деп олор
Ичинде иженип сананган.

Кем де кыйра буулаган,
Кезиги арајан ууртаган.
Түнде оттор суркураган,
Анда ыраакта Улаган.

2001 жыл




УЛАГАН

Улаган, Улаган, Улаган.
Менин бого келгеним удаган.
Тайгаларын сенин мёнкүлү,
Кеберин жүргегимде мёнкүлүк.

Киштеринди кийгем, килтирегем,
Андарынның эдин амзагам.
Адынды адап кими регем,
Ажуларынды ажып жими регем.

Мында ару, чанкыр кей,
Кару сүүген телекей.
Кеберинди көрүп тын алгам,
Кожондорынды угуп тын дагам.


1990 жыл



КЫСКАШТУ ОЙЫК

— Jakшы ба, жаркынду Кыскашту Ойык?
Сүүген сўмер, jakшы ба? Jakшы.
Мен ойто ло јерлерди ёдўп,
Сени көрөргө амадап келдим.
Сенин ўстингде кёк тенери
Ол ло бойы тымырап мызылдайт.
Мёнкү тошту сенин кеберин
Бийикте ару чогыла жаркындайт.
Тымык, чанкыр тенери алдында
Күнгэ кўскўдий чогынды чачтын.
Улаганнынг ажузын ашкан улуска
Улуркап, Алтайдын јаражын ачадын.
Сени курчаган кырлардын ортозында
Сен эн ле бийиги, эн ле арузы.
Алтайымды аյыктап, айланып келзем,
Сен јўрегиме эн ле карузы.
Сенин јаражынды, оморкок кеберингди
Мен сўўп, јўрегимде јайкап јўредим.
Сала берзем, сен менин келеримди
Сакып, санааркап, тумантып турадын.
Кёк айастын алдында сўмер,
Јаныс ла сеге санаамды айдатам.
Јўрўмде меге уур болгондо,
Јаныскан туруп, айыктап туратам.
Сенин кеберингди көрўп алала,
Ару кўўндў ѡрўмле баратам.
Эзиндерин чачымды сыймап ийеле,
Элес эдип уча беретен.

1981 йыл



ЖҮРҮМ ЛЕ ЖҮРЕК

Тымык түндердин тыныжын ичип,
Адышкан жылдыстарды аյыктап
турум.


Энирлер сайын ўлгерлер бичип,
Ээн кырлардын ортозында жадырым.

Бу жүрүмде мен нени баалайдым?
Көксимде көрнө ол меге кереес.
Оныла мен ичкери алтайдым.
Öскө мени не де ижендирбес.

Жоным болзо малын кереестеп,
Арка-туулардын ортозында журттайт.
Тайгалар сайын турумкайын
кереелеп,
Малыла кожо турлуларда кыштайт.

Бу ыраак карлу кышкы журтта
Салкындар сыгырып, шуурган
шуурат.
Жоболго бастырган улуска туштап,
Жүргегиме кезикте кунукчыл табарат.

1969 жыл




АРУ СҮҮМЛИ

Апагаш кеберлү
Ару сүүмji
Айылымнын эжигин
Ачып кирген.

Апагаш кеберлү
Ару сүүмji
Алкыжын меге
Айдып берген.

Апагаш кеберлү
Ару сүүмji
Сүне болуп
Меге келди.

Алтай јеримде
Тан аткандый
Айылымнын ичи
Јарый берди.



АЛТАЙ ВАЛЬС

(*Кожон*)

Агып јаткан сууларым,
Ак мёнкүлү тууларым,
Үстигерде алтын ай,
Айландыра Кан-Алтай.


Кош жанар:

Тенеризи кёк-чанкыр,
Булуттары апагаш.
Албатыга мында амыр,
Шуулажат јаш агаш.

Ынаартыган тайгалар,
Ыш чорыган турлулар,
Анду, күшту Алтайым,
Jaражынды кайкайын.

Күүктин ўнин тындагам.
Чечектер ўзүп энилгем,
Ажуга чыгып жандагам,
Алтайымды эбиргем.

2000 жыл



ЭЛ-ОЙЫН

Эл-Ойын, Эл-Ойын,
Эне-Алтай јаркында.
Эл-Ойын, Эл-Ойын,
Эпчил ийде јардымда.


Күрежип мен билерим,
Жедимдерге келерим.
Ат манында учуртып,
Ат јарышта јенерим.

Ак тёнёйлү эржине,
Аргымагым болгой нен?
Ак чырайлу кёөркийек,
Амадуума жеткей нем?

Кёдүрге ташты кёдүрип,
Баатыр уулдар маргыжат.
Элди эмди кёкүдип,
Энир кирзе, ай чыгат.

Кожон, јангар јайнузы
Жүрегисте арт калды.
Кёөркий кыстар јаражы
Көргөн бисти кайкатты.

Эл-Ойында јайлган
Экпиндү эмтири тартыжу.
Эл-Ойында ойногон
Элим јүргей не ырысту?



Жылдыстар сабакталган Алтайда
Жыргал баштайлы.
Күн төгүлген кырларга
Күреелей туралы.
Бийик-бийик мөштөрдий
Жайканыжып,
Жергелей, жергелей турала,
Жен тудуныжып,
Алтай кожондорды кожондойлы
Омок ўнле.
Күннин чыгышын уткыйлы
Күмүш күүле.

1968 жыл



ТӨРӨЛИГЕР СЛЕДИН – АЛТАЙ ТУУЛАР

Түлкүү бычкак бörükty уулдар,
Төрөлигер слердин Алтай туулар.
Тöбögörдöн jайылган чачактар торко,
Минген адыгар ылгым, јорго.

Элик бычкак öдүктүү кыстар,
Слер кöк тенериге кöдүрилген кастанар.
Алтай тоныгар эптүү, апагаш,
Кабактарыгар кайчы канатту карлагаш.


Слерлер юныстын кееркемжилүү кебери,
Албатыстын салымы, келер öйлöри.
Кеберигер кадык, омок, чындый,
Менинг айдарга турганым мындый:

– Ак-чек күүнеерди канат эдигер,
Жылдыстардый ыраак амадуга једигер.
Барган јолыгарда баргаа ёспöзин,
Үргүлji сүүш jүрегеерде ёчпöзин.

Бала-барка азырап камыскан очогоор
Качан да сообозын, биригип ончогор
Бирлик ийделүү алтай јон болыгар,
Төрөл тилисте салымыс – ондогор.

Уйазын корыган мүркүттий јалтанбас,
Амадаган јолынан туура алтабас
Болзогор, слерден ырыс качашпас,
Jүрегеер карузып јажына ырашпас.

1990 жыл



АДА ДЕП АДАТКАН АЛТАЙ ЭРЛЕР

Ада деп адаткан алтай эрлер,
Артабаган эмей арта чаккан ээрлер,
Аргымак аттар чакыларда соодылат,
Чапчыза, јердин кыртыжы оодылат.

Жалдарын жайылткан аргымактар киштежет,
Баатыр эрлердин аттары бис дежет.
Алтан ороонды айланза арыбас,
Алтай баатырлар мёнкүликтек карыбас.


Алтай эрлер, эрчимигер кайда?
Ӧзök-жүректерди ойгортыгар кайлап.
Ат-нере албатынын јүргегине томылзын,
Амаду јүректерде арчылбас болзын.

АЛТАЙ УУЛДАР

Алтай уулдар, магыгар кайда?
Адыгар, актугар, мааныгар кайда?
Каруузын беригер, сурактар кезем,
Жүрегим болдыrbайт, ачынайын дезем.

Амадуга канат јок једип болбос,
Ачуны амзаза – астабас, соолбос,
Адыгарды түжүрбей ёрё ѡзигер,
Алтай уулдар, адаларды төзөгөр.

Бийик јылдыска једерге учыгар,
Амадунын алтын эжигин ачыгар,
Албатынын жүргегинде адыгар согулзын,
Ак-ярыктын ўстиндеjakшыгар угулзын.



АК ПЛАТЬЕЛҮ АЛТАЙ КЫС

Мен сени көрүп турум,
Жиит алтай кыс.
Сен школынның эжигинде
Ак платьелү турун,
Сананганаң – ырыс.

Сеге он жети жаш,
Сен онынчы класста.
Сен жаш,
Жараш –
Ончо бойын сакылта.

Санаан сенинг
Ак булуттардый,
Жүргегин јаан сүүшке белен.
Кöстöрин јаланда кандыктардый –
Жүрүм тийбеген.

Эдиске чанкыр энирлер –
Сенинг канаттарын.
Омок салкындый,
Жаскы јааштый
Сен жүрүмле баарын.

Ак-јарыкты ару эт,
Ак платьелү алтай кыс.
Ару күүнинди мааны эт,
Айса, ол ырыс.

АЛТАЙКА В БЕЛОМ ПЛАТЬЕ

Я на тебя гляжу со стороны.

Идешь.

Весной глаза твои полны.

Светла ты,

Как черемуха в цвету.

Ты не идешь –

Взмываешь в высоту.

Ты –

лебедь.

Ты –

подснежник на лугу.

Нет!

Я найти сравненья не могу.

Идешь.

И распростерт перед тобой

Весь этот мир весенний, голубой.

И десять лет учебы – позади,

И сто дорог зовущих – впереди.

Любую выбирай –

к мечте иди,

Неси любовь к родной земле в груди.

Я на тебя смотрю со стороны.

А ты проходишь в облике Весны

Вдоль ручейка,

Бегущего с горы.

И вся ты – в неизвестное порыв.

И как тебя я здесь ни назови,

Ты вся –

предоощущение Любви.

А ты проходишь в облике Весны.

Я на тебя смотрю со стороны.

И хочется кричать тебе вслед:

«Ах, где они,

Мои семнадцать лет?!»

Перевод Г. Володина, 1979 г.

АЛТАЙ КЫСТАР

Алтай кыстар, алтай кыстар,
Слерге јўрегим карузып сыстаар.
Көстөригерди јарыдат тан ѡаркыны,
Көксигерде койулат Алтайдын салкыны.

Кеберигерди көрзөм, кеен ырыстый,
Јўректеригерге ару сўёш тыныскыйт.
Jaактарыгарда јаш кан изип ойнотайт,
Чечектү јаландар слерге кебистий.

Кўлўмзиренип иизегер, тўп көстөригерди
Јарыдып ииет јалакайдын ѡаркыны.
Сўёдим деп айткан эн јажитту сўстөригер,
Мёнкўни де јылыдып, кайылтып ийгедий.

1987 j



АЛТАЙ КЕЛИНДЕР...


Алтай келиндер, ай јаркыны көзигерде,
Азыраган балдарыгарга сүүш көксигерде.
Ак-јарык кеберигер ачынчы билбезин,
Караның канады јүрегеерге тийбезин.

Алтай эрмек сүдигерге кожулзын,
Эмискен балдарыгардың эди-канына
tarказын.

Оскö тил олордың эрмегинде кажылзын,
Сыргалжындый коо болзын сын-арказы.

Энелердин кожоны, билерим, ўзўлбес,
Эрикчелге, карыкчалга эт-јүрек кезилбес.
Очокто күйген оттор очпöс,
Бўдедим – юлыста ёлонг очпöс.

1987 жыл



ҮЙ УЛУСТАР

Үй улустар кандый јараш,
Кабактары чичке кара.
Чачтары узун, быјыраш,
Көстөрининг түби кара.

Анда кандый кайкал јок,
Кезикте көстөри соок,
Кезикте јылу күлёмji,
Кандый јараш көрүмji.


Буттарын көрзён, коо,
Сындары ээлгир сыргалын.
Алтай кыстар јоо деп,
Ылтам айтпас сургулын.

Көстөринде суркураар,
Кееркемжилү тургулаар.
Тёштөринде тёничек,
Базыттары чеп-чек.

Үй кижини качан да
Гефест кудай јайаган.
Афина ого тын берген,
Пандора деп адаган.

Баштапкы үй кижинин
Ады Ева деереер.
Адам деп эр кижинин
Кабыргазы деереер.

Јок, тон ло андый эмес туру,
Гефест устын кудайы
Канча јылга кеелеп туруп,
Узап оны јазаган.



Онын учун ўй кижи,
Сүрекей яраш көргөнöör.
Айдары јок аламарын
Амзап-ичип јүргенеер.

Јажына ўй улустар
Кижиликти улалтар.
Эр киндиктү улустар
Эбирип јажына айланар.

Үй кижи деп не айткан?
Үй сакыйтан улус не.
Эр улустар иште
Эр-јажына кутус не.

ЖЕНЩИНЫ

Все женщины красивы до одной
Врасзлет их брови, словно крылья птицы.
Сбегают косы черные волной.
В глаза взгляни за темные ресницы:

Там чувства полыхают, как костер,
Печаль придет – они слезой прольются.
Прекрасные созданья с давних пор
Нам греют душу, если улыбнутся.

И ноги их красивы и стройны,
И стан прямой и гибкий, словно пальма.
А девушки-алтайки так скромны –
Мгновенно взор потупят перед парнем.

Два холмика под кофточкой видны,
Легка походка, как у быстрой лани.

В глазах их блеск особой глубины
И все они – источник обаяния.

Гефест нам женщину когда-то сотворил
И красотою наделил без спора.
Дала Афина жизнь, избыток сил
И нарекла ту женщину Пандорой.

Предвижу возражений шумный рой –
Ведь Евой звали извечно!
И создана не прихотью впервый,
А из ребра Адамова, конечно!

Я согласиться с этим не желал:
Нимало лет у горна пламенея,
Бог кузницы – Гефест ее ковал
И колдовал, как ювелир, над нею.

Все женщины прекрасны.

Обомлев,

Вы, верно, убеждались в этом сами.
Познали все мужчины на земле
Утехи сладкой радостное пламя.

И женщинам от века суждено
Род продолжать страданьями своими.
А нам, мужчинам, как удел, дано
Любить, беречь, ухаживать за ними.

Перевод Е. Стюарт, 1979 г.

КУБУЛГАЗЫНДУ КЫС

Тымык болгон, тымык болгон,
Ай булуттарга жажынган.
Амаду толгон, айдын болгон,
Ару кейле мен тынгам.

Јаныскан тургам, јаныскан баскам,
Жайымжып күүним айаскан,
Өзөгимде систы ёй жаскан,
Өрө бийикте ай аскан.


Туулар айдын, суулар айдын
Жалбрактар шымыранган.
Ағыдып ийген ала тайдын
Сулугы айдында шыныраган.

Онын јанында торко тонду
Толголгон чачту кыс турган.
Мендеен көргөн, чачын ѡргөн
Кубулгазына туттыргам.

Ол кыс айткан, ол кыс кайткан,
Меге килебей канайткан.
Араайынан унчуккан,
Айткан сөстөрин ай уккан.

Жүрүмде мени бедреерин,
Үлгер чүмдеп эзирерин.
Жүргегинди жажына сүүш кыйнаар,
Сүрлү жарашиб сөс сыйлаар.

Кыстын сүрекей жаражын көрөлө,
Сүүй бергем мен оны.
Жүрүмде эмди амырым жылайттым,
Жүргегимде онын кожоны.



Кысты бедреп јўрегим ээнзиреп,
Бараадырым јўрўмле.
Кысты сўўп, јўрўмди шўўп,
Тартыжадым кўрўмле.

Ала тайдын алтын сулугы
Айдын тўнде шынырайт.
Онын шыныртын тындан турзам,
ӽзёк-јўрегим јымырайт.

Ол кыс кайда? Айса айда?
Айса менин јўрегимде?
Алтын сулук ала тайда
Ол кыс менин ўлгеримде.

Тымык болгон, тымык болгон,
Булуттар самтарап таркаган.
Амаду толгон айдын болгон,
Јўрегимди ырыс јайкаган.

КЕМ МЕНИ АДАДЫ НЕ?

Он кулагым сылады,
Кем мени адады не?
Неге кулагым сыйтады?
Кем мени эске алды не?

Оорыйла јазылган улус
Адымды адап алкайт па?
Јазылбаган улустар
Ачузын айдып санайт па?


Айса мени городто
Нёкёрлөрим адаган.
Кемизи де ичинде
Jakшы айдып мактаган.

Эмезе оору энем
Мени адап кыйгырат.
Ёлгёлөктин алдында
Жолугарга кычырат.

Ол эмезе кычыраачы
Адымды менин адаган.
Ол эмес кајыктаачы
Мени каран арбаган.

Кем де адымды адаган,
Оны јүрегим чын сезет.
Та карапад адаган?
Айса карын актаган?

Он кулагым сылады,
Кем мени адады не?
Неге кулагым сыйтады?
Кем мени эске алды не?



Кара күйка јымырайт,
Кара чачым тызырайт,
От јўрегим ойгонот,
Ойгор сөстёр болгоонот.

Кёк тенери кёзимде,
Кöп јылдыстар кёксимде.
Калык-јоннон качадым,
Кара јышка барадым.

Кыйналып јўрген кёксимде
Кызып калган кырлар бар,
Изў кумак чёлдёр бар,
Терлеп јаткан тенис бар.

Кара јышка барада,
Кожондоп, комыдаپ аларым.
Кайынгашка туштайла,
Багырып, арутанып аларым.

1969 йыл

КТО НАЗВАЛ МОЕ ИМЯ?

В правом ухе звенит...

Кто-то, где-то

Мое имя назвал в тишине –

Есть в народе такая примета.

Кто же стал вспоминать обо мне?

Может люди, которых целил я,
С благодарностью вспомнили вдруг?


Может, люди, которым не в силах
Был помочь я осилить недуг.

Может, старая и больная,
Имя сына твердила мать,
В миг последний, уже умирая,
Захотела меня повидать...

Может, юноша доброе слово
Мне сказал, о стихах говоря.
Ну, а может быть, критик суровый
Обругал, за ошибки коря.

И взволнованно сердце забилось –
Кто же вспомнил – тепло или зло?
Может, слово меня очернило?
Может, слово меня вознесло?

Перевод Е. Стюарт



ЧАНКЫР САНААЛАР


Чанкыр санаалар энирлер сайын
Жүргиме шакпышажып киргилейт.
Жүргиме санаалар конуп алала,
Эртезинде кайдаар да баргылайт.

Чанкыр санаалар кайдан келгилейт?
Чактардың түбинен эмеш пе?
Түгенбес санаалар кайдан келгилейт?
Түженген јылдыстардан түшкүлэйт пе?

Айса кайда да бышкан кырадан
Эзин айдап экелет пе?
Айса кайда да карамтыккан јышта
Мөштөр кайлап берет пе?

Чанкыр санаалар энирлер сайын
Жүргиме шакпышажып киргилейт.
Жүргиме санаалар конуп алала,
Эртезинде кайдаар да баргылайт.

1967 жыл



ЖҮРҮМДЕ ЫРЫСТЫ, ТҮБЕКТИ КӨРГӨМ

Жүрүмде ырысты, түбекти көргөм,
Үлгерлер бичип, сүрнүккем, көөрөгөм.
Врач бололо, арга јокто ыйлагам,
Кезикте жүрүмди улуска сыйлагам.

Улустарга келишкенче су-кадық ўлегем,
Кемге де ас келишкен, кемге де көп.
Көп улусты бу жүрүмнен ўйдегем,
Кезиктери ас жүрген, кезиктери көп.

Јаш балдардың кинин де буулагам,
Жажымды арчып, кирбигин де јапкам.
Көп тандарды көрө адыргам,
Жүрегиме күнди бадыргам.


Карыкчалдан улусты айрыгам,
Ак санаалу болыгар деп айткам.
Кара санаа менде качан да болбогон,
Ак халадым мени корыган.

1976 жыл

АК-ЖАРЫККА ЭМЕШ ІҮРЕРГЕ ТУРБАЙ

Ак-жарыкка эмеш іүрерге турбай,
Ак-жарыкка база кем іүрер улай.
Бүгүн кижи тирёу, эртезинде јок,
Очўп калар, качан бир көстөристе чок.

Каткырып, кожондоп, сүүнип іүреле,
Канадыбыс жаркындал кайыбазыс сүре ле.
Карғыш, санааркаш, кородош то болот,
Нёкёрлөрис жүрүмнен бирден јоголот.



АК-ЖАРЫКТА АС ЭМЕС ІҮРДИМ

Ак-жарыкта ас эмес жүрдим,
Жакшыны-јаманды ўзе көрдим.
Поэт болуп поэзияны баалагам,
Кезикте јўрумнин катузына кыйналгам.

Акту бойыма албатым керес,
Алтай ла алтай тилим керес.
Су-кадыкты меге кудай бербеген,
Је јайлтаны јеткилинче берген.


Поэт болорго ўренип јўргем,
Энемнин јўзине кёлёткё тўжўргем.
Ўлегемди сўйгем, энемди сўйгем,
Эжиме јаантайын карузып јўргем.

Алтан јажым туку качан ашты.
Ак-жарыкта кеендики, јарашты
Кереестеп сўйгем, кичееп јўргем,
Јараш кыстардын кийнинен јўгургем.

Бир де бичиичини кыйа кёрбögём,
Јайлтазын мактап, ёрё кёдўргем.
Энем ыйлаарда, јажын арчыгам,
Јада каларда, каран кунуккам.

Алдымда менинг канча јыл арткан?
Онызын, байла, јаныс кудай билер.
Бичиген ўлгерлеримди албаты јараткан.
Тўбекке тўшсем, балдарым килеер.

2005 ќыл




ЖҮС ЖАШКА ЖЕТИРЕ ЖҮРБЕЗИМ

Жүс жашка жетире жүрбезим,
Онызын жарт, жакшы билерим.
Айса чактын да учын көрбөзим,
Же тымыкта бичинип кимиренерим.

Эткеним менинг ас та болзо,
Жүректиң түбинде жүлүнге табарзын.
Алтай тилдин ёдёми, özümi
Айткан сөзимнен жарт танылзын.

Эртен-сонзун деп иженип жүредим,
Алтай тил деп амадап турадым.
Иженер керек – жүрүмис улалар,
Ады-јолыбыс ундылбас, адалар.

1990 жыл




ШЫНЫРАП ІҮРҮМДИ ЁДӨТӨН БОЛЗОМ

Шынырап іүрүмди ёдөтөн болзом,
Шыралабай ла ёлётөн болзом.
Ырысты іүрүмде көргөм,
Түбекти де база көрүп іүргем.

Салым сары турада
Сакыйт деп бичиген јокпом.
Сары ийтти ырада
Сүрерим бүгүн, іүрегимде јоткон.

Салымга санааркап іүргенче,
Салдым каткырып іүрбес пе?
Арајанды амзап ичеле,
Мёнкүликтин ажузын ашпас па?



МЕН БААТЫР УЙКУМЛА...

Мен

баатыр уйкумла уйуктап калзам,
Алтайым,

Тобрагына

кожуп алзан,
Алтайым, –

Чедиргенче алтын болуп јадайын.

Чечектерге ўрен болуп калайын.

Эм тургуда


күннин чогын јууила,
Алтайым,

Тандагына тангма бичип салайын.

Жылымзу кызыл канымды

јууила, Алтайым,
Жиилектерди сугарып салайын.

1968 жыл



Если сном богатырским
Засну я однажды,
Ты, Алтай, меня в недра
Земные возьми.

Был я сыном твоим,
Молодым и отважным,
Был я верным тебе
Много лет, много зим.
Ты меня преврати
В золотую крупицу,
Или в семя цветка
Ты меня преврати,
Чтобы сердце мое
Хоть единой частицей
Продолжало тебе
Неизбывно светить.
А покуда я жив,
Я руками своими
Восходящего солнца
Лучи соберу
И на ленте зари
Твое светлое имя,
И гордясь и робея,
Напишу поутру.
А затем я пойду
На луга, на отроги,
Доберусь до вершин,
до таежной глухи,
И цветы вот на этой
Нелегкой дороге
Буду я поливать
Добротою души.

Перевод Н. Черкасова

КЕЕНДИКТИ КЕРЕЕСТЕП ІҮРГЕН ЭДИМ

Алдында омок санаалу болгом,
Ол ѿйлорим ырап калган.
Эмди будымса сопок кийеле,
Уур јўктўк јўктенип алгам.

Ийнимди јўктўгим ёйкёп тё турза,
Мен ичкери, ичкери алтагам.
Будымды ёдўгим кайра да тартса,
Бууныгып, кеен телекейге аяргам.

Јўктўгимде менинг јўзён ўлгерлер,
Јўрекке керезин билбезим.
Кижи кеберим кезикте ўрелер,
Je јўктўгимди мен чечпезим.


Калак, мен кудайзак эмезим,
Кеендикти керестеп јўрген эдим.
Жолым мындый болор деп билбедим,
Каламды колыма тутпас эдим.

Качан бир јўктўгимди кўдўрип болбой,
Кан-Алтайдын тёжине јыгылып каларым.
Амадаган санаама единип албай,
Албаты ортозынан јылыйарым.

Ол тужында тыштанып аларым,
Јўктўгимди алып, јаан тынарым.
Сопогымды ушта тартала,
Кайыр кажатка чачарым.

Ол тушта сёёгимди јууп салала,
Кайа кёрбой сала беригер.
Кёксиме чайнелер отурғызала,
Јўрүмде мени ундып салыгар.

2000 жыл



ДОРОЖУ ПРЕКРАСНЫМ

Когда-то я беспечен был и молод,
Но в землю я зарыл беспечность ту.
Теперь иду я в сапогах тяжелых,
С нелегкой ношней на плечах иду.

Иду вперед я, устали не зная.
Прекрасен мир, ему я сердцем рад!
Порой мне трудно, но вперед шагаю,
Хоть тянет тяжесть тех сапог назад.

В котомке у меня стихи.

Не знаю

Я им еще цеы...


И, человек,
Под грузом их я облик свой теряю,
Но я не брошу ношу ту вовек.

Не дервиш я, не странник богомольный.
К прекрасному стремясь, я и не знал,
Что долг путь,

 что сердцу станет больно,
Иначе б руки я перо не брал.

Когда-нибудь под тяжестью погибну,
К подножью Хан-Алтая упаду.
Исчезну, даже цели не достигнув,
И труд свой до конца не доведу.

Но лишь тогда и отдохнуть смогу я,
И ношу брошу, и вздохнув легко,
И сапоги тяжелые сниму я,
И под откос заброшу далеко.



Тогда меня, о люди, склоните
И прочь уйдите.

А цветы чайне

Вы на могилу мою посадите –
Пусть лишь они и помнят обо мне...

Перевод Е. Стюарт

КАНЫМ МЕНИН КАН ЭМЕС


Каным менин кан эмес –
Кайкамчылу арајан.
Кандый да кайкалду чёрчёктö
Айдылбаган арајан.

Каным менин кан эмес –
Кайлап айткан ак санаа.
Куулгазынын кёксинде
Куйундалган курч санаа.

Каным менин кан эмес –
Кайкамчылу арајан.
Кандый да каанын чёочёйине
Урулбаган арајан.

Каанын канду ширеезин
Кандаа эмес кайдарым.
Албатынын керегин
Айдарым, мактаарым.


1966 жыл



АКТУ БОЙЫМДЫ ЖЫЛДЫСТАР...

Акту бойымды јылдыстар кычырат.
Орчылангын түби дёён кометадый учадым.
Кем де жүрүмде ырызын ычкынат,
А мен дезе ёсқо планетага качадым.

Эзен болзын, эне јер, эзен бе, орчылан!
Ӧскö планетага јет алзам, уткуур мени Ӧскö
тан.
Эне јерге јаныксап, ыйлазам да бойымда
Энем ле эжимнин јуругы экилези колымда.




ЧАНКЫР КЕЙДИ ЁКПЁМЁ ТАРТЫНЫП...

Чанкыр кейди ёкпёмё тартынып,
Чактардын түбиндөйн кожондоп барайын.
Арчымагыма бичиген ўлгеримди артынып,
Алтыннан артык оны баалайын.

Аргымагым менинг арыбас, сунар,
Жылдардын түби тыныжына тунар.
Туйгагынын алдынан от чагылар,
Толун ай тёбözине тагылар.

Темир теге оны токтотпос,
Кожоным кырларга жаныланып турар.
Көстөримнин оды очүп коктолбос,
Жүрегимди сергидип жаштар жунар.



ОБРАЩАЯСЬ К МОЕМУ НАРОДУ

До рези в глазах эта даль голубая!
Мир звездами пахнет и новой весной.
А конские сбруи в долинах Алтая,
Как песни народа, звенят надо мной.


Народ мой! Как всадник,
я мчался с мечтою
Тебе посвятить мой взволнованный стих.
Но занят по горло работой большою,
Ты, кажется, слов не рассышал моих...

Меня ободрял ты в минуты печали,
Вспоив своей речью, как мать молоком.
Все думы мои лишь к тебе обращались,
К тебе обращались счастливым стихом.

И где бя я ни был – я черпал удачу
В народной судьбе и в родном языке.
Подумать – ну, что я без этого значу?
Перо обмирает в неловкой руке...

До рези в глазах эта даль голубая.
И новые звезды ночами горят.
А конские сбруи в долинах Алтая
Задумчивой песней звенят и звенят.

Перевод Ю. Магалифа, 1979 г.



АЛКЫШ СӨЗИМ

Кижиликти туткан
 Жер-энэ,
Кижиликting күнин көргөн
 Күн-энэ.
Ак-ярыкты алкаган
 Албаты-жоным.
Эржине малын кичееген
 Эл-жоным.
Эрке балдарын чуулаган
 Эне журты.
Андардын мүүзин кадаган
 Ада журты.
Алкыш болзын слерге эмди
 Акту јүргимнен.


1966 жыл

АК ЖАРКЫНДУ АЛТАЙГА...

Ак жаркынду Алтайга
Айылдап ойто келерим.
Алтайым деп кудайга
Алқадып, бажырып жүрерим.

Албаты-жонын айылдазам,
Алкы жүргегим сүгүнер.
Алтайаардан ыразам,
Сүрим, байла, сүрнүгер.

Аргымагым ардакта
Атана берзем, једерим.
Ыраактан слерди тандактап,
Ырызым тартса, келерим.




МЕН ЁЛБӨЗИМ...

Мен ёлбözим, сала берерим,
Откүн ыраак тала jaар.
Jýректиң кылдарына табарып келерим,
Jýрýмде ондый арга бар.

Мени дезе ыраакта, ыраакта
Ырысту jýрген деп сананып jýригер.
Улусты ичинде улуркадып jýрген,
Jаманы јок кижи дегер.

Ол талада јажыл мөштöр
Jaантайын ўстимде шуулап турар.
Онойып айтсагар, кара көстöр
Карузып меге ыйлап калар.






Б. Суркашев Барнаулдагы мединституттын студенти,
1961 ж.




Мединститутта практика ёйинде



Балдары Аржана ла Азан



Эш-нёкёри Раиса Дмитриевна ла кызы Аржанала кожо






Үулы Азан черүде




Б. Суркашев, Т. Туденева, Ж. Белеков, 1978 ж.



Ж.Кайнчин, Б. Суркашев, Н. Куюков, Э. Тоюшев.
Улаган јурт, 1989 ж.



Јерлеки Б. Алушкинле козо






Улаганнын орто ўредёлүү школынын ўренчиктериле
туштажсу



Кычыраачыларыла көзсо. Келей јурт




*Б. Суркашев, эш-нёкёри Раиса Дмитриевна,
кызы Аржана,
унуктары Агуна ла Стас*






Алтай Республиканын бичиичилер Отогынын төзөлгөнинен ала 50 юлдыгына учурлай ўлгерликтин эниринде. Драмтеатр, 2008 ж.




БАЖАЛЫКТАР


Т. Яйтынов. Кире сөс.....	3
Эзендик.....	5
Поэттин жүрүми олумнен бийик.....	6
Туулар – менин кабайым.....	7
Алтайымнын ээзи.....	8
Кайкамчылу Кан-Алтай.....	9
Сенин кеендигинди жажына байлайын.....	11
Алтай жеримде.....	12
Төрөлим деп сөстин түбин шүүйдим.....	13
Jaan Төрөлиме.....	14
Үлгерчи кижи жайлазыла jaан.....	15
Я дивную музыку слышу в себе.....	16
Кызыл канымла.....	17
Поэзия – ол кеендик тала.....	18
Баштапкы үлгерди качан бичигем?.....	19
«Поэзия – от...».....	20
«Jүргегинде поэзия...».....	20
Тилим – эржине.....	21
Үлгерди чүмдейдим.....	22
Үлгерлер бичип жадарымда.....	23
Когда я пишу стихи.....	24
Поэттерди чеберлегер.....	25
Поэттер.....	27
Мёнкүлкке најылык.....	28
Алтайды сананзам.....	29
Ас албаты андый болбой.....	30
Люди селений.....	31
Мен агару Алтайда.....	32
Искусствоның өзөк-тыны – лирика.....	33
Поэзия керегинде.....	34
Поэзия – күн.....	36
Поэт и его свобода.....	37
Айдын түндер.....	38
Айдын кёли.....	39
Прохлада укутала алтайские горы.....	40
Аланчыкка ай келди.....	41
Кан кеберлү айгыр бар.....	42




Волшебный конь.....	43
Сел на юрту месяц.....	44
Күндүчи ай.....	45
Алтайдын ағын суулары.....	46
Алтайдын јаражайы.....	47
Кадын-бажы.....	48
Моя Катунь.....	49
Сыгындар.....	51
Смерть марала.....	52
Айлар.....	53
Эрте јас.....	54
Ранней весной.....	55
Јай.....	56
Лето.....	57
Алтын күс.....	58
Золотая осень.....	59
Кыш.....	60
Тандак кызырып јана берди деп.....	61
Кабагымды јемире көрүп ийеле.....	62
«Насупив брови и заострив свой взгляд...».....	63
Энем ле адам.....	64
Энем.....	66
Мать.....	67
Энейим.....	68
«Эртен тура бир күн...».....	69
Адам.....	71
Адам јууга атана尔да.....	72
Когда отец уходил воевать.....	73
Адамнын энчизи.....	74
Адам јууда блўп каларда.....	75
Сурузы јок јучылдын сёёгинин јанында.....	76
У могилы неизвестного солдата.....	77
На Алтае моем, где луна как слепец.....	78
Үлегем.....	79
Күпчегенде.....	82
«Jишлектердин көбизин!...».....	83
Jonjolой чечегин сыйлаарым.....	84
Письмо сестре.....	85
Акам Йозлайга.....	86
«Кара-Тынта кузуктап мен аскам...».....	87



Мишек.....	88
Сүүген чечек.....	89
Сүүш јок болзо.....	90
Сүүш.....	91
Теленит.....	93
Письмо бичизен, кёёркийим.....	94
Напиши мне, милая.....	95
Кёёркийим.....	96
Куулгазынду көрүлер.....	97
Онон бери он јыл öтти.....	99
Кеберкек јаражын онуп барат.....	100
Та кайда да кабайда.....	101
Колыбельная.....	102
Бала-баркабыс эзен јүргей.....	103
Кызычагым.....	104
Јүрүмнин судазы.....	105
Баштапкы сүүжинди ару тут, балам.....	106
«Баштапкы сүүш – роза чечектий...».....	107
Уулчагым уйуктайт.....	108
Улаганда кару уулым бар.....	109
Балдарым бутка тур калды.....	110
Онон бери јирме јыл öтти.....	111
Агуна.....	112
Чейнеш ле Айчечек.....	113
Айан.....	114
Каран Кошев.....	115
Кару нёкөрим Игнат Ортонуловко.....	116
Дорогому другу Игнату Ортонулову.....	117
Мадышев Петр Семеновичке.....	118
Најылыктын чечеги.....	119
Алмадаков Николай Болчоевичке.....	120
Эки иш иштеп јүрüm.....	121
Нени де сананбай уйуктайын.....	122
«Давно минувшие дела и события...».....	123
Менин ижим.....	124
Моя работа.....	125
Ак халадым.....	126
Белый халат.....	127
Баш врач та болуп иштегем.....	128
Кижиге каршуунды јетирбе.....	129



Улаганнын ажузын.....	131
Улаган.....	132
Кыскашту ойык.....	133
Жүрүм ле жүрек.....	134
Ару сүүмji.....	135
Алтай вальс.....	136
Эл-ойын.....	137
«Жылдыстар сабакталган Алтайда...».....	138
Төрлигегер слердин – алтай туулар.....	139
Ада деп адаткан алтай эрлер.....	140
Алтай уулдар.....	141
Ак платьелү алтай кыс.....	142
Алтайқа в белом платье.....	143
Алтай кыстар.....	144
Алтай келиндер.....	145
Үй улустар.....	146
Женщины.....	147
Кубулгазынду кыс.....	149
Кем мени адады не?.....	151
Кто назвал мое имя?.....	153
Чанкыр санаалар.....	154
Жүрүмде ырысты, түбекти көргөм.....	155
Ак-ярыкка эмеш жүрерге турбай.....	156
Ак-ярыкта ас эмес жүрдим.....	157
Жүс жашка жетире жүрбезим.....	158
Шынырап жүрүмди одётён болзом.....	159
Мен баатыр уйқумла.....	160
«Если сном богатырским...».....	161
Кеендики кереестеп жүрген эдим.....	162
Дорожу прекрасным.....	163
Каным менинг кан эмес.....	165
Акту бойымды жылдыстар.....	166
Чанкыр кейди ёкпомё тартынып.....	167
Обращаясь к моему народу.....	168
Алкыш созим.....	169
Ак яркынду Алтайга.....	170
Мен ёлбозим.....	171



Суркашев Байрам Күндүлеевич
ЭЗЕНДИК
Үлгөрлөр

Генеральный директор Т. Н. Туденева
Редактор Т. Т. Торбоков
Художественный редактор А. П. Декенова
Компьютерная верстка Л. Н. Байнай
Корректор А. В. Бобокова

Подписано в печать 20.02.2019 г. Формат 84x108 ^{1/32}.
Бумага офсетная. Гарнитура *Charis SIL*.
Печать офсетная. Усл.п.л. 9,66. Тираж 300 экз.
Заказ № 1140.

ISBN 978-5-6042460-0-9



9 785604 246009

АУ РА Литературно-издательский Дом «Алтын-Туу»
649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 38
Отпечатано в ООО «Горно-Алтайская типография»
649000, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 35

182,07





*Байрам Күндүлеевич Суркашев 1939
жылда күчүрген айдын 16-чы күнинде
Оңдой аймактынг Күпчеген јуртында
чыккан.*

*Онын ўлгерлери 60-чы жылдардан ала
јуунтыларда, альманах-журналдарда,
газеттерде, танынан бичиктер болуп
чыккан.*

*Б.К. Суркашев 1982 жылда СССР-дынг
Бишичилер бирлигининг членине алылган.*